



Пастык

ТОКТОМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

2024-жылдын 17-январы, № 12

Кыргыз Республикасынын интеллектуалдык менчик
объекттеринин мамлекеттик регистрлери маселелери
боюнча Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн айрым
чечимдерине өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө

«Селекцииялык жетишкендиктерди укуктук коргоо жөнүндө»
Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 16-статьясына, «Товардык
белгилер, тейлөө белгилери, географиялык көрсөтмөлөр жана товардык
чыгарылган жерлердин аталыштары жөнүндө» Кыргыз
Республикасынын Мыйзамынын 1-беренесинин 4-бөлүгүнө, «Патент
мыйзамы» Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 1-беренесинин
4-бөлүгүнө, «Автордук укук жана чектеш укуктар жөнүндө» Кыргыз
Республикасынын Мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү жана Кыргыз
Республикасынын айрым мыйзам актыларын күчүн жоготтуу деп таануу
тууралуу» Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 3-беренесине,
«Интеллектуалдык менчик чөйрөсүндөгү Кыргыз Республикасынын
айрым мыйзам актыларына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө» Кыргыз
Республикасынын Мыйзамынын 10-беренесине, «Кыргыз
Республикасынын Министрлер Кабинети жөнүндө» Кыргыз
Республикасынын конституциялык Мыйзамынын 13, 17-беренелерине
ылайык Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинети токтом
кылат:

1. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2012-жылдын
29-февралындагы № 154 «Салттуу билимдерди каттоого жана
пайдаланууга укук берүүгө өтүнмө жана катталган салттуу билимдерди
пайдаланууга укук берүүгө өтүнмө түзүүнүн, берүүнүн жана кароонун
эрежелерин, Кыргыз Республикасынын Салттуу билимдеринин
мамлекеттик регистрин жүргүзүү тартибин бекитүү жөнүндө»
токтомуна төмөнкүдөй өзгөртүүлөр киргизилсин:

КАБИНЕТ МИНИСТРОВ
КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
УКУК БУКАСА АГЕНТТИГИ
ЮРИДИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА
ИП
ИНН 01506199310061
19.01.24

008504*



ТОКТОМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17 января 2024 года № 12

О внесении изменений в некоторые решения
Правительства Кыргызской Республики по вопросам
государственных регистров объектов интеллектуальной
собственности Кыргызской Республики

В соответствии со статьей 16 Закона Кыргызской Республики
«О правовой охране селекционных достижений», частью 4 статьи 1
Закона Кыргызской Республики «О товарных знаках, знаках
обслуживания, географических указаниях и наименованиях мест
произхождения товаров», частью 4 статьи 1 Закона Кыргызской
Республики «Патентный закон», статьей 3 Закона Кыргызской
Республики «О внесении изменений в Закон Кыргызской Республики
«Об авторском праве и смежных правах» и признании утратившими
силу некоторых законодательных актов Кыргызской Республики»,
статьей 10 Закона Кыргызской Республики «О внесении изменений в
некоторые законодательные акты в сфере интеллектуальной
собственности», статьями 13, 17 конституционного Закона
Кыргызской Республики «О Кабинете Министров Кыргызской
Республики» Кабинет Министров Кыргызской Республики
постановляет:

1. Внести в постановление Правительства Кыргызской
Республики «Об утверждении Правил составления, подачи и
рассмотрения заявки на регистрацию и предоставления права
пользования традиционным знанием и заявки на предоставление
права пользования уже зарегистрированным традиционным знанием,
Порядка ведения Государственного реестра традиционных знаний

008502*

1) аталышындагы «, Кыргыз Республикасынын Салттуу билимдеринин мамлекеттик реестрин жүргүзүү тартибин» деген сөздөр алып салынсын;

2) 1-пунктун үчүнчү абзацы күчүн жоготту деп таанылсын;

2. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2012-жылдын 29-февралындагы № 155 «Кыргыз Республикасынын интеллектуалдык менчик объектилеринин мамлекеттик реестрлери жөнүндө жобону бекитүү тууралуу» токтомуна төмөнкүдөй өзгөртүүлөр киргизилсин:

1) преамбулада:

– «тейлөө белгилери» деген сөздөрдөн кийин «, географиялык

көрсөтмөлөр» деген сөздөр менен толукталсын;

– «, Электрондук эсептөө машиналары жана маалымат базалары үчүн программаларды укуктук коргоо жөнүндө» деген сөздөр алып салынсын;

2) жогоруда аталган токтом менен бекитилген Кыргыз Республикасынын интеллектуалдык менчик объектилеринин мамлекеттик реестрлери жөнүндө жободо:

– 2-пунктта:

төмөнкүдөй мазмундагы үчүнчү абзац менен толукталсын:

«ИМОнун электрондук мамлекеттик реестри – бул ИМОну, ошондой эле алардын укуктук статусунун бардык өзгөрүүлөрүн каттоо үчүн арналган жалпыга жеткиликтүү маалыматтар базасы, анын жардамы менен Кыргыз Республикасында укуктук коргоо камсыздалат.»;

6-пунктча төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

«6) Кыргыз Республикасынын товарлар чыгарылган жерлердин географиялык көрсөтмөлөрүнүн жана аталыштарынын мамлекеттик реестри.»;

төмөнкүдөй мазмундагы 16-пунктча менен толукталсын:

«16) Кыргыз Республикасынын салттуу билимдеринин мамлекеттик реестри.

Өтүнмө эсинин арызы боюнча электрондук коргоо документи берилиши мүмкүн (ойлоп табууга, пайдалуу моделге, өнөр жай үлгүсүнө, селекциялык жетишкендикке патент, товардык белгиге, тейлөө белгисине, жалпыга белгилүү товардык белгилерге, товар чыгарылган жердин географиялык көрсөтмөсүнө жана аталышына, автордук укук объектисине, чектеш укуктар объектисине, ЭЭМ үчүн программаларга, интегралдык микросхемалардын топологияларына, рационализатордук сунуштарга, салттуу билимдерге күбөлүк).

Патенттик ишенимдүү өкүлдүн арызы боюнча электрондук күбөлүк берилиши мүмкүн.»;

төртүнчү абзацтагы «1–15-тиркемелерде» деген сөздөр «1–16-тиркемелерде» деген сөздөргө алмаштырылсын;

– жогоруда аталган Жобонун 1-тиркемесинде:

2-пункт күчүн жоготту деп таанылсын;

Кыргызской Республики» от 29 февраля 2012 года № 154 следующие изменения:

1) в наименовании слова «, Порядок ведения Государственного реестра традиционных знаний Кыргызской Республики» исключить;

2) абзац третий пункта 1 признать утратившим силу.

2. Внести в постановление Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении Положения о государственных реестрах объектов интеллектуальной собственности Кыргызской Республики» от 29 февраля 2012 года № 155 следующие изменения:

1) в преамбуле:

– после слов «знаках обслуживания» дополнить словами «, географических указаниях»;

– слова «, О правовой охране программ для электронных вычислительных машин и баз данных» исключить;

2) в Положении о государственных реестрах объектов интеллектуальной собственности Кыргызской Республики, утвержденном вышеуказанным постановлением:

– в пункте 2:

дополнить абзацем третьим следующего содержания:

«Государственный электронный реестр ОИС – это общедоступная база данных, предназначенная для регистрации ОИС, которым предоставляется правовая охрана в Кыргызской Республике, а также всех изменений их правового статуса.»;

подпункт 6 изложить в следующей редакции:

«6) Государственный реестр географических указаний и наименований мест происхождения товаров Кыргызской Республики.»;

дополнить подпунктом 16 следующего содержания:

«16) Государственный реестр традиционных знаний Кыргызской Республики.

По заявлению заявителя может быть выдан электронный охранный документ (патент на изобретение, полезную модель, промышленный образец, селекционное достижение, свидетельство на товарный знак, знак обслуживания, известные товарные знаки, географическое указание и наименование места происхождения товара, на объект авторских прав, объект смежных прав, программы для ЭВМ, топологии интегральных микросхем, на рационализаторские предложения, традиционные знания).

По заявлению патентного поверенного может быть выдано электронное свидетельство.»;

в абзаце четвертом слова «приложениях 1–15» заменить словами «приложениях 1–16»;

– в приложении 1 к вышеуказанному Положению:

пункт 2 признать утратившим силу;

3-пункт төмөнкүдөй мазмундагы абзац менен толукталсын:

«Патентти каттоо, жарыялоо жана берүү үчүн алым төлөгөндүгүн ырастоочу документ патент берүү жөнүндө чечим өтүмө ээсине жөнөтүлгөн датадан тартып үч айдын ичинде же көрсөтүлгөн үч айлык мөөнөт өткөн күндөн тартып колумча акы төлөнгөн шартта үч айдын ичинде берилет.»;

6-пунктта:

төмөнкүдөй мазмундагы төртүнчү абзац менен толукталсын:

«— ачык лицензия берүү жөнүндө»;

тогузунчу, онунчу абзацтар төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

«— патенттин, автордун күбөлүгүнүн дубликатын берүү жөнүндө; — патенттин колдонулушун калыбына келтирүү жөнүндө.»;

төмөнкүдөй мазмундагы он биринчи—он үчүнчү абзацтар менен толукталсын:

«— патент алууга укуктуу өткөрүп берүү жөнүндө;

— патентти күчүндө кармап туруу жөнүндө;

— укуктарды мурасстоо (мурас боюнча) тартипинде укуктуу өткөрүп берүү жөнүндө.»;

1-пунктчада:

онунчу абзац төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

«— өзгөртүүлөрдүн укуктуулугун ырастоочу документтин көчүрмөсү (мурасстоо укугу жөнүндө күбөлүктүн нотариалдык күбөлөндүрүлгөн көчүрмөсү).»;

жыйырманчы абзацтын экинчи сүйлөмү төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын: «Кароонун процессинде патент ээсине, патенттик ишенимдүү өкүлгө же өкүлгө почталык же электрондук дарекке жетишпеген же тактоочу документтерге суроо-талап жөнөтүлүшү мүмкүн.»;

жыйырма төртүнчү абзац төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

«— патент ээсинин, патенттик ишенимдүү өкүлдүн же өкүлдүн почталык же электрондук дарегине киргизилген өзгөртүүлөр менен патентке кошумча баракты жөнөтөт.»;

2-пунктчада:

биринчи—үчүнчү абзацтар төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

«2) Патентти өткөрүп берүү жөнүндө катталган келишим, комплекстүү ишкердик лицензия же ойлоп табууну пайдаланууга укук берүү жөнүндө лицензиялык келишим тууралуу маалыматтарды ОТ мамрестрине киргизүү үчүн негиз болуп Кыргызпатенттин чечими эсептелет.

пункт 3 дополнить абзацем следующего содержания:

«Документ, подтверждающий уплату пошлины за регистрацию, публикацию и выдачу патента, представляется в течение трех месяцев с даты направления заявителем решения о выдаче патента или в течение трех месяцев со дня истечения указанного трехмесячного срока при условии уплаты дополнительной пошлины.»;

в пункте 6:

дополнить абзацем четвертым следующего содержания:

«— о предоставлении открытой лицензии.»;

абзацы девятый, десятый изложить в следующей редакции:

«— о выдаче дубликата патента, свидетельства автора;

— о восстановлении действия патента.»;

дополнить абзацами одиннадцатым—тринадцатым следующего содержания:

«— об уступке права на получение патента;

— о поддержании патента в силе;

— о переходе права в порядке правопреемства (по наследству).»;

в подпункте 1:

абзац десятый изложить в следующей редакции:

«— копия документа, подтверждающего правомочность изменений (нотариально заверенная копия свидетельства о праве на наследство).»;

предложение второе абзаца двенадцатого изложить в следующей редакции: «В процессе рассмотрения владельца патента, патентному поверенному или представителю в почтовый или электронный адрес может быть направлен запрос недостающих или уточняющих материалов.»;

абзац двадцать четвертый изложить в следующей редакции:

«— направляет в почтовый или электронный адрес владельца патента, патентного поверенного или представителя дополнительный лист к патенту с внесенными изменениями.»;

в подпункте 2:

абзацы первый—третий изложить в следующей редакции:

«2) Внесение сведений о зарегистрированном договоре об уступке патента, комплексной предпринимательской лицензии или лицензионном договоре о предоставлении права на использование изобретения.

Основанием для внесения в Госрестр ИЗ сведений о зарегистрированном договоре об уступке патента, комплексной предпринимательской лицензии или лицензионном договоре о предоставлении права на использование изобретения является решение Кыргызпатента.

Патентти өткөрүп берүү жөнүндө келишимди, комплекстүү ишкердик лицензияны же ойлоп табууну пайдаланууга укук берүү жөнүндө лицензиялык келишимди каттоодо реестрлер бөлүмү чечимди алган датадан баштап бир айдын ичинде»;

бешинчи абзац төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

«← патент ээсине, патенттик ишенимдүү өкүлгө же өкүлгө почталык же электрондук дарегине киргизилген маалыматтар менен патентке кошумча баракты жөнөтөт.»;

он алтынчы абзац төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

«← ачык лицензия берүү жөнүндө арыз боюнча»;

төмөнкүдөй мазмундагы абзацтар менен толукталсын:

«← ачык лицензияны чакыртып алуу жөнүндө өтүмө боюнча:

ачык лицензияны кайра чакыртып алуу жөнүндө маалымат жарыяланган датасы жана боллөтендин номери.

– комплекстүү ишкердик лицензиянын келишими (франчайзинг) боюнча:

лицензиат;

келишимди каттоо жөнүндө чечим чыгарылган дата.»;

3-пунктчанын экинчи абзацындагы «31- жана 32-беренелери»

деген сөздөр «38-беренеси» деген сөздөргө алмаштырылсын;

4-пунктчада:

экинчи абзац төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

«Патенттин колдонулушун токтогуу жөнүндө маалыматтарды ОТ мамрестрине киргизүү үчүн негиз болуп (Мыйзамдын 39-беренеси) Кыргызпатенттин буйругу эсептелет.»;

жетинчи абзацтагы «4-беренесине» деген сөздөр «9-беренесине» деген сөздөргө алмаштырылсын;

5-пунктчада:

экинчи, үчүнчү абзацтар төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

«Мыйзамдын 40-беренесине ылайык, эгерде ойлоп табууга патенттин жана өтүмө ээсинин жоопкерчилигиндеги патенттин колдонулушу патентти күчүндө кармап туруу үчүн белгиленген мөөнөттө алым төлөнбөгөндүгүнүн натыйжасында токтоулган болсо жана патенттин колдонуу мөөнөтү өтө элек болсо, анда анын ээсинин өтүмөсү боюнча мындай патенттин колдонулушу алым боюнча карыз жана өтүмө берүү үчүн алым төлөгөн шартта калыбына келтирилиши мүмкүн.

Патенттин колдонулушун калыбына келтирүү жөнүндө өтүмө Кыргызпатентке Мыйзамдын 9-беренесинде белгиленген патенттин колдонуу мөөнөтү аяктаганга чейин, патентти колдонуунун ар бир өткөрүп жиберилген жылы үчүн алым жана ушундай өтүмөнү берүү үчүн белгиленген өлчөмдө алым төлөнгөн шартта берилет.»;

бешинчи абзацтын экинчи сүйлөмүндөгү «башка» деген сөз алып салынсын;

онунчу абзац төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

При регистрации договора об уступке патента, комплексной предпринимательской лицензии или лицензионного договора о предоставлении права на использование изобретения отдел реестров в течение месяца с даты получения решения.»;

абзац пятый изложить в следующей редакции:

«← направляет в почтовый или электронный адрес владельца патента, патентного поверенного или представителя дополнительного лист к патенту с внесенными сведениями.»;

абзац шестнадцатый изложить в следующей редакции:

«← по заявлению о предоставлении открытой лицензии.»;

дополнить абзацами следующего содержания:

«← по ходатайству об отзыве открытой лицензии:

дата публикации сведений об отзыве открытой лицензии и номер бюллетеня;

– по договору комплексной предпринимательской лицензии (франчайзинг):

лицензиат;

дата вынесения решения о регистрации договора.»;

в абзаце втором подпункта 3 слова «статьи 31 и 32» заменить

словами «статьи 38»;

в подпункте 4:

абзац второй изложить в следующей редакции:

«Основанием для внесения в Госреестр ИЗ сведений о прекращении действия патента (статья 39 Закона) служит приказ Кыргызпатента.»;

в абзаце седьмом слова «статьей 4» заменить словами «статьей 9»;

в подпункте 5:

абзацы второй, третий изложить в следующей редакции:

«В соответствии со статьей 40 Закона, если действие патента и патента под ответственность заявителя на изобретение было прекращено вследствие неуплаты в установленный срок пошлины за поддержание патента в силе и срок действия патента не истек, то по ходатайству его владельца действие такого патента может быть восстановлено при условии уплаты задолженности по пошлине и пошлине за подачу ходатайства.

Ходатайство о восстановлении действия патента подается в Кыргызпатент до истечения установленного статьей 9 Закона срока действия патента при условии уплаты пошлины за каждый пропущенный год действия патента и пошлины за подачу такого ходатайства в установленном размере.»;

в предложении втором абзаца пятого слово «иным» исключить;

абзац десятый изложить в следующей редакции:

«Түзөн-түз берилген же почта аркылуу же электрондук түрдө келип түшкөн өтүмө жана ага тиркелген документтер алар келип түшкөн датадан тартып он жумуш күндүн ичинде каралат.»;

он жетинчи абзацтагы «дарегине» деген сөз «почталык же электрондук дарегине» деген сөздөргө алмаштырылсын;

7-пункттын экинчи абзацындагы биринчи сүйлөм төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын: «Патенттин түпнускасы жоголгон же бузулган учурда, патент ээсинин, патенттик ишенимдүү өкүлдүн же өкүлдүн арызы боюнча Кыргызпатент тарабынан патенттин дубликатты берилиши мүмкүн.»;

төмөнкүдөй мазмундагы 8, 9-пунктчалар менен толукталсын:

«8) Патентти күчүндө сактоо.

Мыйзамдын 9-беренесине ылайык патенттин колдонуу мөөнөтү алым төлөнгөн шартта сакталат.

9) Мурастоо (мурас боюнча, кайра уюштуруу тартибинде) тартибинде укуктун өткөрүп берилиши.

ОТ мамрестрине мурастоо тартибинде укукту өткөрүп берүү жөнүндө маалыматтарды киргизүү үчүн негиз болуп патент ээсинин же анын мураскеринин, өкүлүнүн арызы саналат.

Арыз төмөнкү маалыматтарды камтууга тийиш:

- патенттин номерин;
- ОТ мамлекеттик реестринде катталган датасын;
- ойлоп табуунун аталышын;
- патент ээсинин аты-жөнүн же толук аталышын жана дарегин;
- патенттин жаңы ээсинин аты-жөнүн же толук аталышын жана дарегин.

Арызга төмөнкүлөр тиркелет:

- өзгөртүүлөрдүн укуктуулугун ырастаган документтин көчүрмөсү (мурастоого укук жөнүндө күбөлүктүн нотариалдык күбөлөндүрүлгөн көчүрмөсү, каттоо/кайра каттоо жөнүндө күбөлүк);
- белгиленген алым төлөнгөндүгү жөнүндө документ;
- патент ээси патенттик ишенимдүү өкүлгө же өкүлгө берген ишеним кат.

Түздөн-түз берилген же почта аркылуу же электрондук түрдө берилген арыз жана ага тиркелген документтер келип түшкөн датасынан тартып он төрт жумуш күндүн ичинде каралат.»;

төмөнкүдөй мазмундагы 7-пункт менен толукталсын:

«7. ОТ мамрестринен көчүрмө берүү.
ОТ мамрестринен көчүрмө патент ээси, патенттик ишенимдүү өкүл же өкүл берген өтүмөнүн негизинде берилет.

Өтүмө юридикалык же жеке жак тарабынан мамлекеттик же расмий тилде берилет. Юридикалык жактан өтүмөмө уюмдун жетекчиси же белгиленген тартипте ыйгарым укук берилген башка жак тарабынан аты-жөнү, кызмат орду көрсөтүлүп кол коюлат жана мөөр басылат.

«Ходатайство и прилагаемые к нему документы, поданные непосредственно или поступившие по почте или в электронном виде, рассматриваются в течение десяти рабочих дней с даты их поступления.»;

в абзаце семнадцатом слово «адрес» заменить словами «почтовый или электронный адрес»;

предложение первое абзаца второго подпункта 7 изложить в следующей редакции: «В случае утраты или порчи подлинника патента по заявлению владельца патента, патентного поверенного или представителя Кыргызпатентом может быть выдан дубликат патента.»;

дополнить подпунктами 8, 9 следующего содержания:

«8) Поддержание патента в силе.

В соответствии со статьей 9 Закона срок действия патента поддерживается при условии уплаты пошлины.

9) Переход права в порядке правопреемства (по наследству, в порядке реорганизации).

Основанием для внесения в Государственный реестр сведений о переходе права в порядке правопреемства является заявление владельца патента либо его правопреемника, представителя.

Заявление должно содержать следующие сведения:

- номер патента;
- дата регистрации в Государственном реестре ИЗ;
- название изобретения;
- фамилия, имя, отчество или полное наименование и адрес владельца патента;
- фамилия, имя, отчество или полное наименование и адрес нового владельца патента.

К заявлению прилагаются:

– копия документа, подтверждающего правоочность изменений (нотариально заверенная копия свидетельства о праве на наследство, свидетельство о регистрации/перерегистрации);

– документ об уплате установленной пошлины;

– доверенность, выданная владельцем патента, патентному поверенному или представителю.

Заявление и прилагаемые к нему документы, поданные непосредственно или поступившие по почте или в электронном виде, рассматриваются в течение четырнадцати рабочих дней с даты их поступления.»;

дополнить пунктом 7 следующего содержания:

«7. Выдача выписки из Государственного реестра ИЗ.

Выписка из Государственного реестра ИЗ выдается на основании ходатайства, поданного владельцем патента, патентным поверенным или представителем.

Жеке жактан өтүмө – аты-жөнүн көрсөтүү менен (эгер бар болсо, мөөр).

Өтүмдө төмөнкүлөр көрсөтүлөт:

- патенттин номери;
- ОУ мамреестринде катталган датасы;
- ойлоп табуунун аталышы;
- ээсинин аталышы.

Түздөн-түз берген же почта аркылуу же электрондук түрдө берилген өтүмдү жана ага тиркеген документтер келип түшкөн датасынан тартып он жумуш күндүн ичинде каралат.;

– жогоруда аталган Жобонун 2-тиркемесинде:

5-пунктта:

онунчу абзацы төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

«– патенттин, автордун күбөлүгүнүн дубликатын берүү жөнүндө.»;

төмөнкүдөй мазмундагы он биринчи–он бешинчи абзацтар менен толукталсын:

«– патентти колдонууну калыбына келтирүү жөнүндө;

– патентти алууга укукту өткөрүп берүү жөнүндө;

– патентти күчүндө кармап туруу жөнүндө;

– мурастоо тартибинде (мурас боюнча) укукту өткөрүп берүү жөнүндө;

– комплекстүү ишкердик лицензия жөнүндө.»;

он биринчи абзацтагы «2-глаvasынын 6-пунктунун 1–7-пунктчаларында» деген сөздөр «5-пунктунда» деген сөздөргө алмаштырылсын;

төмөнкүдөй мазмундагы 6-пункт менен толукталсын:

«6. ПМ мамреестринен көчүрмө берүү Кыргыз Республикасынын Ойлоп табууларынын мамлекеттик реестрин жүргүзүүнүн тартибинин 7-пунктунда көрсөтүлгөн иш-аракеттерге окшош жүргүзүлөт.»;

– жогоруда аталган Жобонун 3-тиркемесинде:

2-пункт күчүн жоготту деп таанылсын:

5-пункттин төртүнчү абзацындагы «табигый тилдеги» деген сөздөр алып салынсын;

6-пункт төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

«6. ӨУ мамреестрин жүргүзүү процессинде ага төмөнкүдөй өзгөртүүлөр жана кошумча маалыматтар киргизилет:

– патент ээсинин аталышын же аты-жөнүн өзгөртүү жөнүндө жана/же анын турган жеринин (жашаган жеринин) дарегинин өзгөрүшү жөнүндө;

– патентти өткөрүп берүү жөнүндө катталган келишим жөнүндө;

– өнөр жай үлгүсүн пайдаланууга укук берүү жөнүндө катталган лицензиялык келишим жөнүндө;

– өнөр жай үлгүсүн пайдаланууга укук берүү жөнүндө;

Ходатайство представляется от юридического или физического лица на государственном или официальном языке. От юридического лица ходатайство подписывается руководителем организации или иным лицом, уполномоченным на это в установленном порядке, с указанием Ф.И.О., должности и проставлением печати.

Ходатайство от физического лица – с указанием Ф.И.О. (печатать, если имеется).

В ходатайстве указывается:

– номер патента;

– дата регистрации в Госреестре ИЗ;

– название изобретения;

– наименование владельца.

Ходатайство и прилагаемые к нему документы, поданные непосредственно или поступившие по почте или в электронном виде, рассматриваются в течение десяти рабочих дней с даты их поступления.»;

– в приложении 2 к вышеуказанному Положению:

в пункте 5:

абзац десятый изложить в следующей редакции:

«– о выдаче дубликата патента, свидетельства автора.»;

дополнить абзацами одиннадцатым–пятнадцатым следующего содержания:

«– о восстановлении действия патента;

– об уступке права на получение патента;

– о поддержании патента в силе;

– о переходе права в порядке правопреемства (по наследству);

– о комплексной предпринимательской лицензии.»;

в абзаце одиннадцатом слова «подпунктах 1–7 пункта 6 главы

2» заменить словами «пункте 5»;

дополнить пунктом 6 следующего содержания:

«6. Выдача выписки из Госреестра ПМ производится аналогично действиям, указанным в пункте 7 Порядка ведения Государственного реестра изобретений Кыргызской Республики.»;

– в приложении 3 к вышеуказанному Положению:

пункт 2 признать утратившим силу;

в абзаце четвертом пункта 5 слова «на естественном языке» исключить;

пункт 6 изложить в следующей редакции:

«6. В процессе ведения Госреестра ПО в него вносятся следующие изменения и дополнительные сведения о (об):

– изменении наименования или имени владельца патента и/или изменении его адреса местонахождения (местожительства);

– зарегистрированном договоре об уступке патента;

- патентти толугу менен же жарым-жартылай жараксыз деп таануу жөнүндө;
- патентти жарым-жартылай жараксыз деп таанууда өнөр жай үлгүсүнүн маанилүү белгилеринин тиешелигин өзгөртүү жөнүндө;
- патенттин колдонулушун токтотуу, жокко чыгаруу жөнүндө;
- ачык лицензияга укук берүү жөнүндө;
- айкын жана техникалык катаарды оңдоо жөнүндө;
- патенттин, автордун күбөлүгүнүн дубликатын берүү жөнүндө;
- патент алууга укуктун өткөрүл берүү жөнүндө;
- патенттин күчүн узартуу жөнүндө;
- мураскоо тартибинде (мурас боюнча) укукту өткөрүл берүү жөнүндө;

– комплекстүү ишкердик лицензия жөнүндө»;

– төмөнкүдөй мазмундагы 7, 8-пункттар менен толукталсын:

«7. Мыйзамдын 9-беренесине ылайык патенттин колдонуу мөөнөтү патент ээсинин өтүмөсү боюнча алым төлөгөн шартта ар бир жолу 5 жылга узартылат. Өтүмө мамлекеттик же расмий тилде берилет. Өтүмөтө патент ээси, аларды дайындаган учурда патенттик ишенимдүү өкүл же башка өкүл кол коёт. Юридикалык жактын атынан өтүмөтө уюмдун жетекчиси же белгиленген тартипте ыйгарым укук берилген башка жак тарабынан анын аты-жөнү, кызмат орду көрсөтүлүп кол коюлат жана мөөр басылат.

Патентти колдонуу мөөнөтү өткөндөн кийин өтүмө ээсинин өнөр жай үлгүсүнө патентти колдонуу мөөнөтүн узартуу жөнүндө өтүмөсү боюнча кошумча алым төлөгөн шартта ага алты айлык мөөнөт берилет.

ӨУ мамрестрине кошумча маалыматтарды жана өзгөртүүлөрдү киргизүү жана өнөр жай үлгүсүн каттоо жөнүндө патент берүү Кыргыз Республикасынын Ойлоп табууларынын мамлекеттик реестрин жүргүзүүнүн тартибинин 6-пунктунун 1–7 жана 9-пункттарында көрсөтүлгөн иш-аракеттерге окшош жүргүзүлөт.

8. ӨУ мамрестринен көчүрмө берүү Кыргыз Республикасынын Ойлоп табууларынын мамлекеттик реестрин жүргүзүүнүн тартибинин 7-пунктунада көрсөтүлгөн иш-аракеттерге окшош жүргүзүлөт»;

– жогоруда аталган Жобонун 4-тиркемесинде:

2-пункт төмөнкүдөй мазмундагы абзац менен толукталсын:

«Алымды төлөө мөөнөтү өткөрүлүп жиберилген учурда, укук ээсине кошумча алымды төлөгөн шартта, ТБ мамрестринде товардык белгини каттоо үчүн алымды төлөөгө кошумча үч ай берилет»;

5-пункт төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

«5. Жаматтык белгини каттоо «Товардык белгилер, тейлөө белгилери, географиялык көрсөтмөлөр жана товарлар чыгарылган жерлердин аталыштары жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын (мындан ары – Мыйзам) 25-беренесине ылайык жүргүзүлөт. Жаматтык товардык белгилерге кошумча ТБ

- заргестрированном лицензионном договоре о предоставлении права на использование промышленного образца;
- предоставлении права на использование промышленного образца;
- признании патента недействительным полностью или частично;
- изменении перечня существенных признаков промышленного образца при признании патента недействительным частично;
- прекращении действия, аннулировании патента;
- предоставлении права на открытую лицензию;
- исправлении очевидных и технических ошибок;
- выдаче дубликата патента, свидетельства автора;
- уступке права на получение патента;
- продлении действия патента в силе;
- переходе права в порядке правопреемства (по наследству);
- комплексной предпринимательской лицензии»;

– дополнить пунктами 7, 8 следующего содержания:

«7. В соответствии со статьей 9 Закона срок действия патента продлевается по ходатайству владельца патента каждый раз на 5 лет при условии уплаты пошлины. Ходатайство представляется на государственном или официальном языке. Ходатайство подписывается владельцем патента, патентным поверенным или иным представителем, в случае их назначения. От имени юридического лица ходатайство подписывается руководителем организации или иным лицом, уполномоченным на это в установленном порядке, с указанием его Ф.И.О., должности и представлением печати.

По истечении срока действия патента по ходатайству владельца о продлении срока действия патента на промышленный образец ему представляется шестимесячный срок при условии уплаты дополнительной пошлины.

Внесение дополнительных сведений и изменений в Государственный реестр ПО и выдача патента о регистрации промышленного образца производится аналогично действиям, указанным в подпунктах 1–7 и 9 пункта 6 Порядка ведения Государственного реестра изобретений Кыргызской Республики.

8. Выдача выписки из Государственного реестра производится аналогично действиям, указанным в пункте 7 Порядка ведения Государственного реестра изобретений Кыргызской Республики»;

– в приложении 4 к вышеуказанному Положению:

пункт 2 дополнить абзацем следующего содержания:

«В случае пропуска срока уплаты пошлины правообладателю дополнительно предоставляется три месяца для уплаты пошлины за

мамресстрине жана күбөлүккө жамааттык белгини пайдаланууга укугу бар юридикалык жактар жөнүндө маалыматтар, уставга шилтеме жана жамааттык белгини пайдаланууга укугу бар ишканалардын жана уюмдардын бардык жетекчилери кол койгон датасы киргизилет.»;

6-пунктта:

экинчи абзацта «товардык белгинин аталышынын же ээсинин» деген сөздөр «укук ээсинин аталышынын же» деген сөздөргө алмаштырылсын;

төртүнчү абзац күчүн жоготту деп таанылсын;

төмөнкүдөй мазмундагы он үчүнчү, он төртүнчү абзацтар менен толукталсын:

«← товардык белгиге укуктун укук улантуучулук тартибинде өтүшү жөнүндө (мураc боюнча, кайра уюштуруу тартибинде);

– комплeкттүү ишкердик лицензиясы жөнүндө.»;

1-пунктчада:

биринчи, экинчи, сегизинчи, он үчүнчү, он төртүнчү абзацтарда ар түрдүү жөндөмөлөрдөгү «товардык белгинин ээси» деген сөздөр тиешелүү жөндөмөлөрдөгү «укук ээси» деген сөздөргө алмаштырылсын;

жыйырманчы абзацтын экинчи сүйлөмү төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын: «Карап чыгуу процессинде укук ээсине, патенттик ишенимдүү өкүлгө, башка кызыкдар жакка почта, электрондук почта боюнча же байланыштын башка электрондук түрлөрү аркылуу жетишпеген же тактала турган материалдардын сурамы жиберилиши мүмкүн. Сурамды жиберүүдө документтерди карап чыгуу мөөнөтү тиешелүү түрдө узартылат.»;

жыйырма экинчи абзацтагы «товардык белгинин ээсинин» деген сөздөр «укук ээсинин» деген сөздөргө алмаштырылсын;

жыйырма төртүнчү абзац төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

«← почта, электрондук почта боюнча же байланыштын башка электрондук түрлөрү аркылуу укук ээсине, патенттик ишенимдүү өкүлгө же өзгөртүүлөр киргизилген күбөлүктүн кошумча барагын жиберет.»;

2-пунктчада:

экинчи, жетинчи, сегизинчи, он экинчи абзацтарда түрдүү жөндөмөлөрдөгү «товардык белгинин ээси» деген сөздөр тиешелүү жөндөмөлөрдөгү «укук ээси» деген сөздөргө алмаштырылсын;

он алтынчы абзац төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

«← почта, анын ичинде электрондук почта боюнча же байланыштын башка электрондук түрлөрү аркылуу укук ээсине, патенттик ишенимдүү өкүлгө өзгөртүүлөр киргизилген күбөлүктүн кошумча барагын жиберет.»;

3-пунктча күчүн жоготту деп таанылсын;

4-пунктча төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

регистрацию товарного знака в Госреестре ТЗ при условии уплаты дополнительной пошлины.»;

пункт 5 изложить в следующей редакции:

«5. Регистрация коллективного знака производится в соответствии со статьей 25 Закона Кыргызской Республики «О товарных знаках, знаках обслуживания, географических указаниях и наименованиях мест происхождения товаров» (далее – Закон). В дополнение к коллективным товарным знакам в Госреестр ТЗ и свидетельство вносятся сведения о юридических лицах, имеющих право пользования коллективным знаком, ссылка на устав и его дату подписания всеми руководителями предприятий и организаций, имеющих право на использование коллективного знака.»;

в пункте 6:

в абзаце втором слова «владельца товарного знака» заменить словом «правообладателя»;

абзац четвертый признать утратившим силу;

дополнить абзацами тринадцатым, четырнадцатым следующего содержания:

«← о переходе права на товарный знак в порядке правопреемства (по наследству, в порядке реорганизации);

– о комплексной предпринимательской лицензии.»;

в подпункте 1:

в абзацах первом, втором, восьмом, тринадцатом, четырнадцатом слова «владелец товарного знака» в различных падежах заменить словом «правообладатель» в соответствующих падежах;

предложение второе абзаца двадцатого изложить в следующей редакции: «В процессе рассмотрения правообладателю, патентному поверенному, иному заинтересованному лицу по почте, по электронной почте или посредством других электронных форм коммуникации может быть направлен запрос недостающих или уточняющих материалов. При направлении запроса срок рассмотрения документов соответственно продлевается.»;

в абзаце двадцать втором слова «владельца товарного знака» заменить словом «правообладателя»;

абзац двадцать четвертый изложить в следующей редакции:

«← направляет по почте, по электронной почте или посредством других электронных форм коммуникации правообладателя, патентного поверенного или дополнительный лист к свидетельству с внесенными изменениями.»;

в подпункте 2:

«4) Товардык белгиге өзгөчө укукту өткөрүп берүү (ажыратуу) жөнүндө катталган келишим, комплекстүү ишкердик лицензиясы же товардык белгини пайдаланууга укук берүү жөнүндө лицензиялык келишим жөнүндө маалыматтарды киргизүү.

ТБ мамрестрине товардык белгиге өзгөчө укукту өткөрүп берүү (ажыратуу), комплекстүү ишкердик лицензиясы же товардык белгини пайдаланууга укук берүү жөнүндө лицензиялык келишим жөнүндө маалыматтарды киргизүү үчүн негиз болуп Кыргызпатенттин чечими эсептелет.

Товардык белгиге өзгөчө укукту өткөрүп берүү (ажыратуу), комплекстүү ишкердик лицензиясы же товардык белгини пайдаланууга укук берүү жөнүндө лицензиялык келишимди каттоодо рестрлер бөлүмү чечимди алган күндөн тартып бир айдын ичинде:

– ТБ мамрестрине жана күбөлүктүн кошумча баратына тиешелүү маалыматтарды киргизет;

– укук ээсине, патенттик ишенимдүү өкүлгө маалыматтар киргизилген күбөлүктүн кошумча баратын почта, анын ичинде электрондук почта боюнча же коммуникациянын башка электрондук формалары аркылуу жиберет.

Ошол эле учурда ТБ мамрестрине жана күбөлүктүн кошумча баратына төмөнкүдөй маалыматтар киргизилет:

– өткөрүп берүү жөнүндө келишим боюнча: укук уялтуучусу; келишимди каттоо жөнүндө чечим чыгарылган дата;

– товардык белгини пайдаланууга укук берүү жөнүндө келишим боюнча: лицензиат; берилүүчү укуктардын көлөмү; келишимди каттоо жөнүндө чечим чыгарылган дата;

– комплекстүү ишкердик лицензиясынын келишими боюнча: лицензиат; келишимди каттоо жөнүндө чечим чыгарылган дата.»;

5-пунктчада:

жетинчи абзацта «4-беренесинде» деген сөздөр «9-беренесинде» деген сөздөргө алмаштырылсын;

сегизинчи абзацта «5-беренесинде» деген сөздөр «10-беренесинде» деген сөздөргө алмаштырылсын;

толугузунчу, он биринчи абзацтар күчүн жоготту деп таанылсын; онунчу абзац төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

«Кайсы жак болбосун алым төлөө менен колдонула турган бардык мөөнөт ичинде товардык белгини каттоого каршы пикирин Аппелициялык кеңешке бере алат.»;

6-пунктчада:

экинчи абзацта «26-беренеси» деген сөздөр «33-беренеси» деген сөздөргө алмаштырылсын;

жетинчи абзацта «15-беренесинде» деген сөздөр «19-беренесинде» деген сөздөргө алмаштырылсын;

сегизинчи абзацта «19-беренесинин үчүнчү бөлүгүнө» деген сөздөр «25-беренесинин 4-пунктуна» деген сөздөргө алмаштырылсын;

в абзацах втором, седьмом, восьмом, двенадцатом слова «выделенц товарного знака» в различных падежах заменить словом «правообладатель» в соответствующих падежах;

абзац шестнадцатый изложить в следующей редакции:

«– направляет по почте, в том числе по электронной почте или посредством других электронных форм коммуникации правообладателю, патентному поверенному дополнительный лист к свидетельству с внесенными изменениями.»;

подпункт 3 признать утратившим силу; подпункт 4 изложить в следующей редакции:

«4) Внесение сведений о зарегистрированном договоре о передаче (отчуждении) исключительного права на товарный знак, комплексной предпринимательской лицензии или лицензионном договоре о предоставлении права на использование товарного знака является решением Кыргызпатента.

Основанием для внесения в Госреестр ТЗ сведений о передаче (отчуждении) исключительного права на товарный знак, комплексной предпринимательской лицензии или лицензионном договоре о предоставлении права на использование товарного знака является решение Кыргызпатента.

При регистрации договора о передаче (отчуждении) исключительного права на товарный знак, комплексной предпринимательской лицензии или лицензионного договора о предоставлении права на использование товарного знака отдела рестртов в течение месяца с даты получения решения:

– вносит соответствующие сведения в Госреестр ТЗ и дополнительный лист к свидетельству;

– направляет по почте, в том числе по электронной почте или посредством других электронных форм коммуникации правообладателю, патентному поверенному дополнительный лист к свидетельству с внесенными сведениями.

При этом в Госреестр ТЗ и дополнительный лист к свидетельству вносятся следующие сведения:

– по договору об уступке: правопреемник; дата вынесения решения о регистрации договора;

– по договору о предоставлении права на использование товарного знака: лицензиат; объем передаваемых прав; дата вынесения решения о регистрации договора;

– по договору комплексной предпринимательской лицензии: лицензиат; дата вынесения решения о регистрации договора.»;

в подпункте 5:

в абзаце седьмом слова «статьей 4» заменить словами «статьей 9»;

в абзаце восьмом слова «статьей 5» заменить словами «статьей 10»;

тогузунчу абзацта «20-беренесинин бешинчи бөлүгүнө» деген сөздөр «26-берененин 4-пунктуна» деген сөздөргө алмаштырылсын; онунчу абзацта «товардык белгинин ээсинин» деген сөздөр «укук ээсинин» деген сөздөргө алмаштырылсын; он экинчи абзацта «ээсинин» деген сөз «укук ээсинин» деген сөздөргө алмаштырылсын;

7-пунктчада:

экинчи, жетинчи, он экинчи абзацтарда ар түрдүү жөнөмөлөрдөгү «товардык белгинин ээси» деген сөздөр тиешелүү жөнөмөлөрдөгү «укук ээси» деген сөздөргө алмаштырылсын;

он сегизинчи абзац төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

«— почта, анын ичинде электрондук почта боюнча же байланыштын башка электрондук формалары аркылуу укук ээсине, патенттик ишенимдүү өкүлгө товардык белгини каттоонун жарактуулук мөөнөтүн узартуу жөнүндө маалыматтарды камтыган күбөлүккө кошумча баракты жиберет.»;

8¹-пунктчасында:

экинчи, сегизинчи абзацтарда «ээси» деген сөз «укук ээси» деген сөздөргө алмаштырылсын;

он экинчи, он алтынчы абзацтарда «товардык белгинин ээсине» деген сөздөр «укук ээсине» деген сөздөргө алмаштырылсын;

9-пунктчанын тогузунчу абзацында «ээсине» деген сөз «укук ээсине» деген сөздөргө алмаштырылсын;

төмөнкүдөй мазмундагы 10-пунктча менен толукталсын:

«10) Товардык белгиге укуктун укук улантуучулук тартибинде өтүшү (мураc боюнча).

ТБ мамреестрине укук улантуучулук тартибинде (мураc боюнча) укуктун өтүшү жөнүндө маалыматтарды киргизүү үчүн негиз болуп күбөлүктүн укук ээсинин же анын укук мураcкорунун, патенттик ишенимдүү өкүлдүн же өкүлдүн арызы эсептелет.

Арызда төмөнкүдөй маалыматтар камтылууга тийиш:

- күбөлүктүн номери;
- ТБ мамреестринде катталган датасы;
- товардык белгинин аталышы;
- күбөлүк ээсинин аты-жөнү же толук аталышы жана дареги;
- күбөлүктүн жаны ээсинин аты-жөнү же толук аталышы жана дареги.

Арызда төмөнкүлөр тиркелет:

- өзгөртүүлөрдүн укуктуулугун ырастоочу документтин көчүрмөсү (мураcтоо укугу жөнүндө күбөлүктүн нотариалдык күбөлөндүрүлгөн көчүрмөсү);
 - белгиленген алым төлөнгөндүгү жөнүндө документ;
 - патенттин укук ээси тарабынан патенттик ишенимдүү өкүлгө же башка талапкер тарабынан берилген ишеним кат.»;
- төмөнкүдөй мазмундагы 7-пункт менен толукталсын:

абзацы девятый, одиннадцатый признать утратившими силу; абзац десятый изложить в следующей редакции:

«Любое лицо может подать в течение всего срока действия возражение против регистрации товарного знака в Апелляционный совет, уплатив пошлину.»;

в подпункте 6:

в абзаце втором слова «статья 26» заменить словами «статья 33»;

в абзаце седьмом слова «статьей 15» заменить словами «статьей 19»;

в абзаце восьмом слова «частью третьей статьи 19» заменить словами «пунктом 4 статьи 25»;

в абзаце девятом слова «частью пятой статьи 20» заменить словами «пунктом 4 статьи 26»;

в абзаце десятом слова «владельца товарного знака» заменить словом «правообладателя»;

в абзаце двенадцатом слово «владельца» заменить словом «правообладателя»;

в подпункте 7:

в абзацах втором, седьмом, двенадцатом слова «владелец товарного знака» в различных падежах заменить словом «правообладатель» в соответствующих падежах;

абзац восемнадцатый изложить в следующей редакции:

«— направляет по почте, в том числе по электронной почте или посредством других электронных форм коммуникации правообладателю, патентному поверенному дополнительный лист к свидетельству, содержащий сведения о продлении срока действия регистрации товарного знака.»;

в подпункте 8¹:

в абзацах втором, восьмом слово «владельцем» заменить словом «правообладателем»;

в абзацах двенадцатом, шестнадцатом слова «владельцу товарного знака» заменить словом «правообладателю»;

в абзаце девятом подпункта 9 слово «владельцу» заменить словом «правообладателю»;

дополнить подпунктом 10 следующего содержания:

«10) Переход права на товарный знак в порядке правопреемства (по наследству).

Основанием для внесения в Госреестр ТЗ сведений о переходе права в порядке правопреемства (по наследству) является заявление правообладателя свидетельства либо его правопреемника, патентного поверенного или представителя.

Заявление должно содержать следующие сведения:

– номер свидетельства;

«7. ТБ мамрестринен көчүрмө берүү.

ТБ мамрестринен көчүрмө күбөлүктүн уккү ээси, патенттик ишенимдүү өкүл же өкүл тарабынан берилген өтүнүчтүн негизинде берилет.

Өтүнүч юридикалык же жеке жактардан мамлекеттик же расмий тилде берилет. Юридикалык жактын өтүнүчүнө уюмдун жетекчиси же белгиленген тартипте ыйгарым уккү берилген башка адам тарабынан аты-жөнү, кызмат орду көрсөтүлүп кол коюлат жана мөөр басылат.

Жеке жактын өтүнүчү – аты-жөнүн көрсөтүү менен (эгерде бар болсо, мөөрү).

Өтүнүчтө төмөнкүлөр көрсөтүлөт:

- күбөлүктүн номери;
- ТБ мамрестринде катталган датасы;
- товардык белгинин, тейлөө белгисинин аталышы;
- уккү ээсинин аталышы.

Түздөн-түз берилген же почта аркылуу же электрондук түрдө келип түшкөн өтүнүч жана ата тиркелген документтер алар келип түшкөн күндөн тартып он жумуш күндүн ичинде каралат.»;

– жогоруда аталган Жобонун 5-тиркемесинде:

3-пунктта:

төртүнчү абзапта «ээсинин (ээлеринин)» деген сөздөр «уккү ээсинин (ээлеринин)» деген сөздөргө алмаштырылсын;

төмөнкүдөй мазмундагы абзацтар менен толукталсын:

«Апелляциялык кенештин товардык белгини жалпыга белгилүү деп таануудан баш тартуу жөнүндө чечими сот тарабынан жараксыз деп таанылган учурда товардык белги жалпыга белгилүү деп Кыргызпатенттин буйругу менен таанылат.

Кыргызпатенттин буйругунун негизинде реестрлер бөлүмү ЖБТБ мамрестринде каттайт, күбөлүк берет жана бир айдын ичинде расмий бюллетенге маалыматтарды жарыялайт.»;

4-пунктта:

төмөнкүдөй мазмундагы алтынчы абзац менен толукталсын:

«– жалпыга белгилүү товардык белгиге уккү улантуучулук тартибинде өтүшү жөнүндө (мурас боюнча).»;

2-пунктча төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

«2) Күбөлүктүн дубликаттын берүү жөнүндө өзгөртүүлөрдү, ондоолорду жана маалыматтарды ЖБТБ мамрестрине киргизүүнүн Кыргыз Республикасынын Товардык белгилеринин жана тейлөө белгилеринин мамлекеттик реестрин жүргүзүүнүн тартибинин 6-пунктунун 1, 8 жана 9-пунктчаларында көрсөтүлгөн аракеттерге окшош жүргүзүлөт.»;

төмөнкүдөй мазмундагы 5-пункт менен толукталсын:

«5. ЖБТБ мамрестринен көчүрмө берүү Кыргыз Республикасынын товардык белгилеринин, тейлөө белгилеринин

– дата регистрации в Госреестре ТЗ;

– название товарного знака;

– фамилия, имя, отчество или полное наименование и адрес владельца свидетельства;

– фамилия, имя, отчество или полное наименование и адрес нового владельца свидетельства.

К заявлению прилагаются:

– копия документа, подтверждающего правомочность изменений (нотариально заверенная копия свидетельства о праве на наследство);

– документ об уплате установленной пошлины;

– доверенность, выданная правообладателем патента патентному поверенному или иным представителем.»;

Дополнить пунктом 7 следующего содержания:

«7. Выдача выписки из Госреестра ТЗ.

Выписка из Госреестра ТЗ выдается на основании ходатайства, поданного правообладателем свидетельства, патентным поверенным или представителем.

Ходатайство представляется от юридического или физического лица на государственном или официальном языке. От юридического лица ходатайство подписывается руководителем организации или иным лицом, уполномоченным на это в установленном порядке, с указанием Ф.И.О., должности и проставлением печати.

Ходатайство от физического лица – с указанием Ф.И.О. (печать, если имеется).

В ходатайстве указывается:

– номер свидетельства;

– дата регистрации в Госреестре ТЗ;

– название товарного знака, знака обслуживания;

– наименование правообладателя.

Ходатайство и прилагаемые к нему документы, поданные непосредственно или поступившие по почте или в электронном виде, рассматриваются в течение десяти рабочих дней с даты их поступления.»;

– в приложении 5 к вышеуказанному Положению:

в пункте 3:

в абзаце четвертом слово «владельца(ев)» заменить словом «правообладателя(ей)»;

дополнить абзацами следующего содержания:

«При признании судом недействительным решения Апелляционного совета об отказе в признании товарного знака общеизвестным товарный знак признается общеизвестным приказом Кыргызпатента.

мамлекеттик реестрин жүргүзүү тартибинин 7-пунктунда көрсөтүлгөн иш-аракеттерге окшош жүргүзүлөт.»;

– жогоруда аталган Жобонун 6-гиркемесинде:

1–4-пункттар төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

«1. Кыргыз Республикасынын географиялык көрсөтмөлөрүнүн жана товарлар чыгарылган жерлеринин аталыштарынын мамлекеттик реестри (мындан ары – ГК жана ТЧЖА мамреестри) географиялык көрсөтмөлөрдү жана товарлар чыгарылган жерлердин аталыштарын пайдалануу, ошондой эле алардын укуктук статусун өзгөртүү укугуна Кыргыз Республикасынын күбөлүктөрү (мындан ары – күбөлүктөр) берилген географиялык көрсөтмөлөрдү жана товарлар чыгарылган жерлердин аталыштарын каттоого жана географиялык көрсөтмөлөрдү жана товарлар чыгарылган жерлердин аталыштарын пайдалануу укугун берүү жөнүндө маалыматтарды киргизүүгө, ошондой эле алардын укуктук статусун өзгөртүүгө арналган расмий документ болуп эсептелет.

2. ГК жана ТЧЖА мамреестрине географиялык көрсөтмөлөр жана товарлар чыгарылган жерлердин аталыштары жөнүндө маалыматтарды киргизүү үчүн негиз болуп географиялык көрсөтмөлөрдү жана товар чыгарылган жердин аталышын каттоо жана аларды пайдаланууга укук берүү жана каттагандыгы, жарыялагандыгы жана күбөлүк бергендиги үчүн алым төлөнгөндүгү жөнүндө чечим эсептелет.

3. Географиялык көрсөтмөлөрдү жана товар чыгарылган жердин аталышын каттоодо жана аларды пайдаланууга укук берүүдө маалыматтарды киргизүү библиографиялык маалыматтарды идентификациялоо үчүн ИНИДдин колдорун коюу менен ИМБДУнун ST.60 стандартына ылайык жүзөгө ашырылат.

4. ГК жана ТЧЖА мамреестрине төмөнкүдөй маалыматтар киргизилет:

– ТЧЖА мамреестриндеги географиялык көрсөтмөлөрдү жана товар чыгарылган жердин аталышынын каттоо номери/географиялык көрсөтмөлөрдү жана товар чыгарылган жердин аталышын пайдалануу укугуна күбөлүктүн номери (11);

– ТЧЖА мамреестриндеги географиялык көрсөтмөлөрдү жана товар чыгарылган жердин аталышы катталган дата (15);

– географиялык көрсөтмөлөрдү жана товар чыгарылган жердин аталышын пайдалануу укугуна күбөлүктүн жарактуулук мөөнөтү аяктаган дата (18);

– географиялык көрсөтмөлөрдү жана товар чыгарылган жердин аталышын каттоого жана пайдаланууга укук берүүгө өтүнмөнүн же катталган товар чыгарылган жердин аталышын пайдаланууга укук берүүгө өтүнмөнүн номери (21);

– географиялык көрсөтмөлөрдү жана товар чыгарылган жердин аталышын каттоого жана пайдаланууга укук берүүгө өтүнмөнүн же

12

На основании приказа Кыргызпатента отдел реестров регистрирует в Госреестре ОТЗ, выдает свидетельство и публикует сведения в официальном бюллетене в течение одного месяца.»;

в пункте 4:

дополнить абзацем шестым следующего содержания:

«– о переходе права на общеизвестный товарный знак в порядке правопреемства (по наследству).»;

подпункт 2 изложить в следующей редакции:

«2) Внесение изменений, исправлений и сведений о выдаче дубликата свидетельства в Госреестр ОТЗ производится аналогично действиям, указанным в подпунктах 1, 8 и 9 пункта 6 Порядка ведения Государственного реестра товарных знаков и знаков обслуживания Кыргызской Республики.»;

дополнить пунктом 5 следующего содержания:

«5. Выдача выписки из Госреестра ОТЗ производится аналогично действиям, указанным в пункте 7 Порядка ведения Государственного реестра товарных знаков, знаков обслуживания Кыргызской Республики.»;

– в приложении 6 к вышеуказанному Положению:

пункты 1–4 изложить в следующей редакции:

«1. Государственный реестр географических указаний и наименования места происхождения товара Кыргызской Республики (далее – Госреестр ГУ и НМПТ) является официальным документом, предназначенным для регистрации географических указаний и наименований мест происхождения товара и внесения сведений о предоставлении права пользования географическими указаниями и наименованиями мест происхождения товаров, на которые выданы свидетельства Кыргызской Республики на право пользования географическими указаниями и наименованиями мест происхождения товаров (далее – свидетельства), а также изменений их правового статуса.

2. Основанием для внесения в Госреестр ГУ и НМПТ сведений о географических указаниях и наименовании места происхождения товара является решение о регистрации географических указаний и наименования места происхождения товара и предоставления права пользования им и уплаты пошлины за регистрацию, публикацию и выдачу свидетельства.

3. При регистрации географических указаний и наименования места происхождения товара и предоставления права пользования им внесение сведений осуществляется в соответствии со стандартом ВОИС ST.60, с проставлением кодов ИНИД для идентификации библиографических данных.

4. В Госреестр ГУ и НМПТ вносятся следующие сведения:

12

катталган товар чыгарылган жердин аталышын пайдаланууга укук берүүгө өтүмө берилген дата (22);

- географиялык көрсөтмөлөрдүн жана товар чыгарылган жердин аталышы (билдирилген белги) (54);
- товардын түрү жана анын өзгөчө касиеттеринин сыпаттамасы (57);

– товар чыгарылган жердин аталышын пайдалануу укугуна күбөлүктүн ээсинин (ээлеринин) аты-жөнү же толук аталышы, өлкөнүн коду (73);

- патенттик ишенимдүү өкүлдүн аты-жөнү жана каттоо номери (74);
- кат алышуу үчүн дарек (98).»;

–5-пунктта:

Жинчи абзацта «күбөлүктүн ээсинин» деген сөздөр «укук ээсинин» деген сөздөргө алмаштырылсын;

Үчүнчү, төртүнчү абзацтар төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

«– географиялык көрсөтмөлөрдү жана товар чыгарылган жердин аталышын каттоону жана географиялык көрсөтмөлөрдү жана товар чыгарылган жердин аталышын пайдалануу укугуна күбөлүктү жараксыз деп таануу жөнүндө;

- географиялык көрсөтмөлөрдү жана товар чыгарылган жердин аталышын каттоонун жана географиялык көрсөтмөлөрдү жана товар чыгарылган жердин аталышын пайдалануу укугуна күбөлүктүн аракетин токтотуу жөнүндө»;

1–4-пунктчылар төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

1) Укук ээсинин аталышын же атын жана/же анын турган жеринин (жашаган жеринин) дарегин өзгөртүү жөнүндө маалыматтарды киргизүү.

ТК жана ТЧЖА мамрестрине жана күбөлүккө укук ээсинин аталышына же атына өзгөртүүлөрдү, ошондой эле башка өзгөртүүлөрдү киргизүү үчүн негиз болуп укук ээсинин же анын укук мураскорунун, патенттик ишенимдүү өкүлдүн же өкүлдүн Кыргызпатентке берилген арызы эсептелет.

Арыз төмөнкүдөй маалыматтарды камтууга тийиш:

- күбөлүктүн номери;
- географиялык көрсөтмөлөрдү жана товар чыгарылган жердин аталышын каттоого жана пайдалануу укугун берүүгө өтүмөнүн же катталган географиялык көрсөтмөлөрдү жана товар чыгарылган жердин аталышын пайдалануу укугун берүүгө өтүмөнүн номери;
- географиялык көрсөтмөлөрдү жана товар чыгарылган жердин аталышын каттоого жана пайдалануу укугун берүүгө өтүмө же катталган товар чыгарылган жердин аталышын пайдалануу укугун берүүгө өтүмө берилген дата;
- географиялык көрсөтмөлөр жана товар чыгарылган жердин аталышы (билдирилген белги);

- номер регистрaции географических указаний и наименования места происхождения товара/номер свидетельства на право пользования наименованием места происхождения товара в Государстве НМПТ (11);
- дата регистрации географических указаний и наименования места происхождения товара в Государстве НМПТ (15);
- дата истечения срока действия свидетельства на право пользования географическими указаниями и наименованием места происхождения товара (18);
- номер заявки на регистрацию и предоставление права пользования географическими указаниями и наименованием места происхождения товара или заявки на предоставление права пользования уже зарегистрированным наименованием места происхождения товара (21);
- дата подачи заявки на регистрацию и предоставление права пользования географическими указаниями и наименованием места происхождения товара или заявки на предоставление права пользования уже зарегистрированным наименованием места происхождения товара (22);
- географические указания и наименование места происхождения товара (заявляемое обозначение) (54);
- вид товара и описание его особых свойств (57);
- фамилия, имя, отчество или полное наименование правообладателя(ей) на право пользования наименованием места происхождения товара, код страны (73);
- фамилия, имя, отчество и регистрационный номер патентного поверенного (74);
- адрес для переписки (98).»;
- в пункте 5:
в абзаце втором слова «владельца свидетельства» заменить словом «правообладателя»;
- абзацы третий, четвертый изложить в следующей редакции:
«– о признании регистрации географических указаний и наименования места происхождения товара и свидетельства на право пользования географическими указаниями и наименованием места происхождения товара и наименованием места происхождения товара недействительной;
- о прекращении действия регистрации географических указаний и наименования места происхождения товара и свидетельства на право пользования географическими указаниями и наименованием места происхождения товара.»;
- подпункты 1–4 изложить в следующей редакции:
«1) Внесение сведений об изменении наименования или имени правообладателя и/или адреса его местонахождения (местожительства).

– укук ээсинин мурдагы жана жаңы аты-жөнү же толук аталышы жана дарегі.

Арызга төмөнкүдөй документтер тиркелүүгө тийиш:

- өзгөртүүлөрдүн укуктуулугун ырастоочу документтин көчүрмөсү;
- белгиленген алым төлөнгөндүгү жөнүндө документ;
- укук ээси тарабынан патенттик ишенимдүү өкүлгө же өкүлгө берилген ишеним кат, эгерде арыз ал аркылуу берилсе.

Укук ээсинин жүргөн жерин же жашаган жерин өзгөртүү жөнүндө арызга укук ээсинин, катталган товар чыгарылган жердин аталышына туура келген ушул географиялык объектиде тургандыгын ырастоочу компетенттүү органдын (компетенттүү органдардын) корутундусу тиркелет.

Документтер келип түшкөн күндөн тартып бир айдын ичинде каралат. Кароо процессинде укук ээсине, патенттик ишенимдүү өкүлгө же өкүлгө жетишпеген же тактоочу материалдардын сурамы жөнөтүлүшү мүмкүн. Сурам жиберилгенде документтерди кароо мөөнөтү тиешелүү түрдө узартылат.

Карап чыгуунун жыйынтыгы оң болгон учурда реестрлер бөлүмү:

- ГК жана ТЧЖА мамрестрине, күбөлүккө жана күбөлүктүн кошумча барагына укук ээсинин жаңы аталышын же аты-жөнүн киргизет;
- киргизилген өзгөртүүлөр жөнүндө кабарлоону жарыялоого жиберет;

– укук ээсинин (патенттик ишенимдүү өкүлгө) почта же электрондук дарегине күбөлүктүн кошумча барагын киргизилген өзгөртүүлөр менен жиберет.

2) Географиялык көрсөтмөлөрдү жана товар чыгарылган жердин аталышын каттоону жана товар чыгарылган жердин аталышын пайдалануу укугуна күбөлүктү жараксыз деп таануу жөнүндө маалыматтарды киргизүү.

ГК жана ТЧЖА мамрестрине товар чыгарылган жердин аталышын каттоону жана товар чыгарылган жердин аталышын пайдалануу укугуна күбөлүктү толук же жарым-жартылай жараксыз деп таануу жөнүндө маалыматтарды киргизүү үчүн негиз болуп Апелляциялык кеңештин чечими же күчүнө кирген соттун чечиминин негизиндеги Кыргызпатенттин буйругу эсептелет.

Реестрлер бөлүмү Апелляциялык кеңештин чечимин же Кыргызпатенттин буйругун алган күндөн тартып бир айдын ичинде:

- ГК жана ТЧЖА мамрестрине жана күбөлүккө тийиштүү маалыматтарды киргизет;
- киргизилген маалыматтар жөнүндө кабарлоону жарыялоого жиберет.

ГК жана ТЧЖА мамрестрине төмөнкүдөй маалыматтар киргизилет:

Основанием для внесения в Госреестр ГУ и НМПТ и свидетельство изменений в наименовании или имени правообладателя, а также других изменений является заявление правообладателя либо его правопреемника, патентного поверенного или представителя, поданное в Кыргызпатент.

Заявление должно содержать следующие сведения:

- номер свидетельства;
- номер заявки на регистрацию и предоставление права пользования географическими указаниями и наименованием места происхождения товара или заявки на предоставление права пользования уже зарегистрированным географическим указанием и наименованием места происхождения товара;
- дата подачи заявки на регистрацию и предоставление права пользования географическими указаниями и наименованием места происхождения товара или заявки на предоставление права пользования уже зарегистрированным наименованием места происхождения товара;
- географические указания и наименование места происхождения товара (заявляемое обозначение);
- прежние и новые фамилия, имя, отчество или полное наименование и адрес правообладателя.

К заявлению должны прилагаться следующие документы:

- копия документа, подтверждающая правомочность изменений;
 - документ об уплате установленной пошлины;
 - доверенность, выданная правообладателем патентному поверенному или представителю, если заявление подается через него.
- К заявлению об изменении местонахождения или местожительства правообладателя прилагается заключение компетентного органа (компетентных органов), подтверждающее, что правообладатель находится в данном географическом объекте, соответствующем зарегистрированному наименованию места происхождения товара.

Документы рассматриваются в течение месяца с даты их поступления. В процессе рассмотрения правообладателю, патентному поверенному или представителю может быть направлен запрос недостающих или уточняющих материалов. При направлении запроса срок рассмотрения документов соответственно продлевается.

По окончании рассмотрения при положительном результате отдел реестров:

- вносит в Госреестр ГУ и НМПТ свидетельство и дополнительный лист к свидетельству, новые наименования или фамилию, имя или отчество правообладателя;
- направляет на публикацию извещение о внесенных изменениях;

– каттоонун аракетинин бүткүл мөөнөтүндө географиялык көрсөтмөлөрдү жана товар чыгарылган жердин аталышын каттоону жараксыз деп таануу жөнүндө, эгерде ал «Товардык белгилер, тейлөө белгилери, географиялык көрсөтмөлөр жана товарлар чыгарылган жерлердин аталыштары жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамында (мындан ары – Мыйзам) белгиленген талаптарды бузуу менен жүрүзүлгөн болсо;

– географиялык көрсөтмөлөрдү жана товар чыгарылган жердин аталышын каттоону жараксыз деп таанууга байланыштуу географиялык көрсөтмөлөрдү жана товар чыгарылган жердин аталышын пайдалануу укугун жараксыз деп таануу жөнүндө.

Кайсы гана жак болбосун, алым төлөө менен, Ангелициялык кечешке географиялык көрсөтмөлөрдү жана товар чыгарылган жердин аталышын каттоого жана географиялык көрсөтмөлөрдү жана товар чыгарылган жердин аталышын пайдалануу укугуна күбөлүк берүүтө каршы пикир бере алат, ал келип түшкөн датадан тартып үч айдын ичинде каралууга тийиш.

Ангелициялык кенештин чечими аны алган күндөн тартып үч айдын ичинде өтүмдө ээси тарабынан сотко даттанылышы мүмкүн.

3) Географиялык көрсөтмөлөрдү жана товар чыгарылган жердин аталышын каттоонун жана географиялык көрсөтмөлөрдү жана товар чыгарылган жердин аталышын пайдалануу укугуна күбөлүктүн колдонулушун токтотуу жөнүндө маалыматтарды киргизүү.

ГК жана ТЧЖА мамрестрине географиялык көрсөтмөлөрдү жана товар чыгарылган жердин аталышын каттоонун же географиялык көрсөтмөлөрдү жана товар чыгарылган жердин аталышын пайдалануу укугуна күбөлүктүн колдонулушун токтотуу жөнүндө маалыматтарды киргизүү үчүн негиз болуп Кыргызпатенттин буйругу эсептелет.

Ресстрлер бөлүмү Кыргызпатенттин буйругун алган датадан тартып бир айдын ичинде:

– каттоонун колдонулушу токтотулган учурда:

ГК жана ТЧЖА мамрестрине мындай географиялык объект үчүн мунөздүү шарттардын жок болуп кеткендигине жана ГК жана ТЧЖА мамрестринде көрсөтүлгөн касиеттери менен товарды өндүрүүгө мүмкүн эместигине, чет өлкөлүк юридикалык же жеке жактардын товар чыгарылган өлкөгө мындай географиялык көрсөтмөгө жана товар чыгарылган жердин аталышына укуктарын жоготкондугуна байланыштуу каттоонун колдонулушун токтотуу жөнүндө маалыматтарды киргизет;

ГК жана ТЧЖА мамрестрине киргизилген маалыматтар жөнүндө кабарлоону жарыялоого жөнөтөт;

– күбөлүктүн колдонулушу токтотулган учурда:

– направляет в почтовый или электронный адрес правообладателя (патентному поверенному) дополнительный лист к свидетельству с внесенными изменениями.

2) Внесение сведений о признании регистрации географических указаний и наименования места происхождения товара и свидетельства на право пользования наименованием места происхождения товара недействительными.

Основанием для внесения в Госрестр ГУ и НМПП сведений о признании регистрации наименования места происхождения товара и свидетельства на право пользования наименованием места происхождения товара недействительными полностью или частично, является решение Ангелиционного совета или приказа Кыргызпатента на основании решения суда, вступившего в силу.

Отдел рестров в течение месяца с даты получения решения Ангелиционного совета или приказа Кыргызпатента:

– вносит в Госрестр ГУ и НМПП и в свидетельство соответствующее сведения;

– направляет на публикацию извещение о внесенных сведениях.

В Госрестр ГУ и НМПП вносятся сведения:

– о признании регистрации географических указаний и наименования места происхождения товара недействительной в течение всего срока действия регистрации, если она произведена в нарушение требований, установленных Законом Кыргызской Республики «О товарных знаках, знаках обслуживания, географических указаниях и наименованиях мест происхождения товаров» (далее – Закон);

– о признании свидетельства на право пользования географическими указаниями и наименованием места происхождения товара недействительным в связи с признанием недействительной регистрации географических указаний и наименования места происхождения товара.

Любое лицо, уполномоченное, может подать возражение против регистрации географических указаний и наименования места происхождения товара и выдачи свидетельства на право пользования географическими указаниями и наименованием места происхождения товара в Ангелиционный совет, которое должно быть рассмотрено в течение трех месяцев с даты его поступления.

Решение Ангелиционного совета может быть обжаловано в суд заявителем в течение трех месяцев с даты его получения.

3) Внесение сведений о прекращении действия регистрации географических указаний и наименования места происхождения товара и свидетельства на право пользования географическими указаниями и наименованием места происхождения товара.

юридикалык жак жоюлганда же укук ээсинин Кыргызпатентке берген өтүнмөсүнүн негизинде жеке жактын – укук ээсинин ишкердик иши укук мураскерин түзүүсүз токтотулганда ГК жана ТЧЖА мамреестрине географиялык көрсөтмөнү жана товар чыгарылган жердин аталышын каттоонун колдонулушун токтотууга, күбөлүктүн колдонуу мөөнөтү бүткөндүгүнө (Мыйзамдын 44-беренеси), мындай географиялык көрсөтмөгө же товар чыгарылган жердин аталышына карата ГК жана ТЧЖА мамреестринде көрсөтүлгөн өзгөчө касиеттерин жоготкондугуна байланыштуу каттоонун колдонулушун токтотуу жөнүндө маалыматтарды киргизет;

– ГКК жана ТЧЖА мамреестрине киргизилген маалыматтар жөнүндө кабарлоону жарыялоого жөнөтөт.

Кайсы жак болбосун жогоруда көрсөтүлгөн негиздер боюнча географиялык көрсөтмөлөрдү жана товар чыгарылган жердин аталышын каттоонун же географиялык көрсөтмөлөрдү жана товар чыгарылган жердин аталышын пайдалануу укугуна күбөлүктүн колдонулушун токтотуу жөнүндө каршы пикирин Апелляциялык кеңешке бере алат. Каршы пикир ал келип түшкөн күндөн тартып үч айдын ичинде каралууга тийиш.

Апелляциялык кеңештин чечими өтүнмө ээси тарабынан аны алган күндөн тартып үч айдын ичинде сотко дагтаналышы мүмкүн.

4) Күбөлүктүн колдонуу мөөнөтүн узартуу жөнүндө маалыматтарды киргизүү

ГК жана ТЧЖА мамреестрине географиялык көрсөтмөлөргө жана товар чыгарылган жердин аталышына күбөлүктүн колдонуу мөөнөтүн узартуу жөнүндө маалыматтарды киргизүү үчүн негиз болуп географиялык көрсөтмөлөргө жана товар чыгарылган жердин аталышына күбөлүктүн колдонуу мөөнөтүнүн акыркы жылынын ичинде укук ээсинин же анын укук мураскеринин, өкүлдүнүн берген өтүнмөсү эсептелет.

Күбөлүктүн колдонуу мөөнөтү ар бир жолу он жылга алым төлөнгөн шартта узартылышы мүмкүн. Ээсинин өтүнүч каты боюнча географиялык көрсөтмөгө жана товар чыгарылган жердин аталышына күбөлүктүн колдонуу мөөнөтүн узартуу үчүн күбөлүктүн колдонуу мөөнөтү өткөндөн кийин кошумча алым төлөнгөн шартта ага алты айлык мөөнөт берилиши мүмкүн.

Өтүнмө төмөнкүлөрдү камтууга тийиш:

– күбөлүктүн номери;

– географиялык көрсөтмөнү жана товар чыгарылган жердин аталышын каттоого жана пайдалануу укугун берүүгө өтүнмөнүн же катталган географиялык көрсөтмөнү жана товар чыгарылган жердин аталышын пайдалануу укугун берүүгө өтүнмөнүн номери;

Основанием для внесения в Госреестр ГУ и НМПТ сведений о прекращении действия регистрации географических указаний и наименования места происхождения товара или свидетельства на право пользования географическими указаниями и наименованием места происхождения товара является приказ Кыргызпатента.

Отдел реестров в течение месяца с даты получения приказа Кыргызпатента:

– в случае прекращения действия регистрации:

вносит в Госреестр ГУ и НМПТ сведения о прекращении действия регистрации в связи с исчезновением характерных для данного географического объекта условий и невозможностью производства товара с указанными в Госреестре ГУ и НМПТ свойствами, с утратой иностранными юридическими или физическими лицами права на данное географическое указание и наименование места происхождения товара в стране происхождения товара;

направляет на публикацию извещение о внесенных в Госреестр ГУ и НМПТ сведениях;

– в случае прекращения действия свидетельства:

вносит в Госреестр ГУ и НМПТ сведения о прекращении действия регистрации в связи с прекращением действия регистрации географического указания и наименования места происхождения товара, с истечением срока действия свидетельства (статья 44 Закона), с утратой товаром особых свойств, указанных в Госреестре ГУ и НМПТ в отношении данного географического указания наименования места происхождения товара, при ликвидации юридического лица или прекращении предпринимательской деятельности физического лица – правообладателя без образования правопреемника, на основании заявления правообладателя, поданного в Кыргызпатент;

– направляет на публикацию извещение о внесенных в Госреестр ГУ и НМПТ сведениях.

Любое лицо по вышеуказанным основаниям может подать возражение о прекращении действия регистрации географических указаний и наименования места происхождения товара или свидетельства на право пользования географическими указаниями и наименованием места происхождения товара в Апелляционный совет. Возражение должно быть рассмотрено в течение трех месяцев с даты его поступления.

- күбөлүктүн колдонуу мөөнөтү;
- укук ээсин көрсөтүү (жеке жактын алы-жөнүн же юридикалык жактын аталышын);

– укук ээсинин дарегі.

Өтүнмөгө төмөнкүлөр тиркелүүгө тийиш:

- компетенттүү органдын (компетенттүү органдардын) укук ээсинин мындай географиялык объектке жүргөндүгүн жана күбөлүктө көрсөтүлгөн касиеттер менен товар өндүрүп жаткандыгын ырастоочу корутундуусу;

– белгиленген алым төлөтөндүгү жөнүндө документ;

- укук ээси тарабынан Кыргызпатентте катталган патенттик ишенимдүү өкүлгө берилген ишеним кат, эгерде өтүнмө ал аркылуу берилсе.

Документтер келип түшкөн күндөн тартып бир айдын ичинде каралат жана карап чыгуу бүткөндөн кийин оң натыйжа болгондо ресестрлер бөлүмү:

– күбөлүктүн колдонуу мөөнөтүн узартуу жөнүндө күбөлүккө кошумча барак даярдайт;

– ГК жана ТЧЖА мамрестрине күбөлүктүн колдонуу мөөнөтү узартылган дата киргизилет;

– күбөлүктүн колдонуу мөөнөтүн узартуу жөнүндө кабарлоону жарыялоого жөнөтөт;

– укук ээсине, патенттик ишенимдүү өкүлгө же өкүлгө күбөлүктүн колдонуу мөөнөтүн узартуу жөнүндө маалыматтарды камтыган күбөлүккө кошумча баракты почта аркылуу, электрондук почта аркылуу же коммуникациянын башка электрондук түрлөрү аркылуу жөнөтөт.;

5-пунктчанын экинчи абзацындагы «ТЧЖА» деген аббревиатура «ГК жана ТЧЖА» деген сөздөргө алмаштырылсын;

6-пунктчыда:

экинчи, алтынчы абзацтарда «күбөлүктүн ээсинин» деген сөздөр «укук ээсинин» деген сөздөргө алмаштырылсын;

сегизинчи абзацтагы «ТЧЖА» деген аббревиатура «ГК жана ТЧЖА» деген сөздөргө алмаштырылсын;

толугуну абзацтагы «күбөлүктүн ээсине» деген сөздөр «укук ээсине» деген сөздөргө алмаштырылсын;

төмөнкүдөй мазмундагы 6-пункт менен толукталсын:

«6. ГК жана ТЧЖА мамрестринен көчүрмө берүү.

ГК жана ТЧЖА мамрестринен көчүрмө күбөлүктүн укук ээси, патенттик ишенимдүү өкүл же өкүл берген өтүнүч каттын негизинде берилет.

Өтүнүч кат юридикалык же жеке жак тарабынан мамлекеттик же расмий тилде берилет. Юридикалык жактан өтүнүч катка уюмдун жетекчиси же белгиленген тартипте ыйгарым укук берилген башка жак

Решение Апелляционного совета может быть обжаловано в суд заявителем в течение трех месяцев с даты его получения.

4) Внесение сведений о продлении срока действия свидетельства.

Основанием для внесения сведений в Государственный и НМПП о продлении срока действия свидетельства на наименование места происхождения товара является заявление правообладателя либо его правопреемника, представителя, поданное в течение последнего года действия свидетельства на географическое указание и наименование места происхождения товара.

Срок действия свидетельства может быть продлен каждый раз на десять лет при условии уплаты пошлины. По ходатайству владельца для продления срока действия свидетельства на географическое указание и наименование места происхождения товара ему может быть предоставлен шестимесячный срок после истечения срока действия свидетельства при условии уплаты дополнительной пошлины.

Заявление должно содержать:

– номер свидетельства;

– номер заявки на регистрацию и предоставление права пользования географическим указанием и наименованием места происхождения товара или заявки на предоставление права пользования уже зарегистрированным географическим указанием и наименованием места происхождения товара;

– срок действия свидетельства;

– указание правообладателя (фамилия, имя, отчество физического лица или наименование юридического лица);

– адрес правообладателя.

К заявлению должны быть приложены:

– заключение компетентного органа (компетентных органов), подтверждающее, что правообладатель находится в данном географическом объекте и производит товар с указанными в свидетельстве свойствами;

– документ об уплате установленной пошлины;

– доверенность, выданная правообладателем патентному поверенному, зарегистрированному в Кыргызпатенте, если заявление подается через него.

Документы рассматриваются в течение месяца с даты поступления и по окончании рассмотрения отдел ресестров при положительном результате:

– готовят дополнительные лист к свидетельству о продлении срока действия свидетельства;

– вносит в Государственный и НМПП дату, до которой продлен срок действия свидетельства.

тарабынан аты-жөнү, кызмат ордун көрсөтүү менен кол коюлат жана мөөр басылат.

Жеке жактан өтүнүч кат – аты-жөнүн көрсөтүү менен (эгер бар болсо, мөөр).

Өтүнүч катта төмөнкүлөр көрсөтүлөт:

- күбөлүктүн номери;
- ГК жана ТҮЖА мамреестринде катталган датасы;
- географиялык көрсөтмөнүн жана товар келип чыккан жердин аталышы;

– укук ээсинин аталышы.

Түздөн-түз берген же почта аркылуу же электрондук түрдө берилген өтүнүч кат жана ага тиркеген документтер келип түшкөн датадан тартып он жумуш күндүн ичинде каралат.;

– жогоруда аталган Жобонун 8-пунктмесинде: 4-пунктта:

4-пунктчанын сегизинчи абзацында «Мамкомиссиянын, Мамлекеттик асыл тукум инспекциясынын» деген сөздөр «айыл чарба чөйрөсүндөгү ыйгарым укуктуу органдын» деген сөздөргө алмаштырылсын;

7-пунктчанын биринчи абзацында «321-беренесине» деген сөздөр «301-беренесине» деген сөздөргө алмаштырылсын;

төмөнкүдөй мазмундагы 5-пункт менен толукталсын:

«5. СЖ мамреестринен көчүрмө берүү.

СЖ мамреестринен көчүрмө патент ээси, патенттик ишенимдүү өкүл же өкүл берген өтүнүч каттын негизинде берилет.

Өтүнүч кат юридикалык же жеке жак тарабынан мамлекеттик же расмий тилде берилет. Юридикалык жактан өтүнүч катка уюмдун жетекчиси же белгиленген тартипте ыйгарым укук берилген башка жак тарабынан аты-жөнү, кызмат ордун көрсөтүү менен кол коюлат жана мөөр басылат.

Жеке жактан өтүнүч кат – аты-жөнүн көрсөтүү менен (эгер бар болсо, мөөр).

Өтүнүч катта төмөнкүлөр көрсөтүлөт:

- патенттин номери;
- СЖ мамреестринде катталган датасы;
- селекциялык жетишкендиктин аталышы;
- ээсинин аталышы.

Түздөн-түз берген же почта аркылуу же электрондук түрдө берилген өтүнүч кат жана ага тиркеген документтер келип түшкөн датадан тартып он жумуш күндүн ичинде каралат.;

– жогоруда аталган Жобонун 9-пунктмесинде:

4-пункттин 1-пунктчасынын жыйырма үчүнчү абзацы төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

– направляет на публикацию извещение о продлении срока действия свидетельства;

– направляет по почте, по электронной почте или посредством других электронных форм коммуникации правообладателю, патентному поверенному или представителю дополнительный лист к свидетельству, содержащий сведения о продлении срока действия свидетельства.»;

в абзаце втором подпункта 5 аббревиатуру «НМПП» заменить словами «ГУ и НМПП»;

в подпункте 6:

в абзацах втором, шестом слова «владельца свидетельства» заменить словом «правообладателя»;

в абзаце восьмом аббревиатуру «НМПП» заменить словами «ГУ и НМПП»;

в абзаце девятом слово «владельцу» заменить словом «правообладателю»;

дополнить пунктом 6 следующего содержания:

«6. Выдача выписки из Госреестра ГУ и НМПП.

Выписка из Госреестра ГУ и НМПП выдается на основании ходатайства, поданного правообладателем свидетельства, патентным поверенным или представителем.

Ходатайство представляется от юридического или физического лица на государственном или официальном языке. От юридического лица ходатайство подписывается руководителем организации или иным лицом, уполномоченным на это в установленном порядке, с указанием Ф.И.О., должности и проставлением печати.

Ходатайство от физического лица – с указанием Ф.И.О. (печать, если имеется).

В ходатайстве указывается:

- номер свидетельства;
- дата регистрации в Госреестре ГУ и НМПП;
- название географического указания и наименование места происхождения товара;

– наименование правообладателя.

Ходатайство и прилагаемые к нему документы, поданные непосредственно или поступившие по почте или в электронном виде, рассматриваются в течение десяти рабочих дней с даты их поступления.»;

– в приложении 8 к вышеуказанному Положению: в пункте 4:

в абзаце восьмом подпункта 4 слова «Госкомиссии, Госплемянспекции» заменить словами «уполномоченного органа в сфере сельского хозяйства»;

«— өзгөртүүлөр киргизилген күбөлүккө кошумча баракты укук ээсине же өкүлүнө түздөн-түз же электрондук түрдө өтүмдөрдү берүү системасы аркылуу анын дарегине жөнөтөт.»;

төмөнкүдөй мазмундагы 5-пункт менен толукталсын:

«5. ЭЭМ мамрестринен көчүрмөнү берүү.

ЭЭМ мамрестринен көчүрмө күбөлүктүн ээси же өкүл берген өтүнүч каттын негизинде берилет.

Өтүнүч кат юридикалык же жеке жак тарабынан мамлекеттик же расмий тилде берилет. Юридикалык жактан өтүнүч катка уюмдун жетекчиси же белгиленген тартипте ыйгарым укук берилген башка адам тарабынан аты-жөнү, кызмат ордун көрсөтүү менен кол коюлат жана мөөр басыллат.

Аты-жөнүн көрсөтүү менен жеке жактан өтүнүч кат (эгер бар болсо, мөөр).

Өтүнүч катта төмөнкүлөр көрсөтүлөт:

— күбөлүктүн номери;

— ЭЭМ мамрестринде катталган датасы;

— электрондук эсептөө машиналары үчүн программанын аталышы;

— ээсинин аталышы.

Түздөн-түз берген же почта аркылуу же электрондук түрдө берилген өтүнүч кат жана ага тиркелген документтер келип түшкөн датадан тартып он жумуш күндүн ичинде каралат.»;

— жогоруда аталган Жобонун 10-тиркемесинде:

төмөнкүдөй мазмундагы 5-пункт менен толукталсын:

«5. МБ мамрестринен көчүрмө берүү Кыргыз Республикасынын Электрондук эсептөө машиналары үчүн программалардын мамлекеттик респотрин жүргүзүү тартибинин 5-пунктунда көрсөтүлгөн иш-аракеттерге окшош жүргүзүлөт.»;

— жогоруда аталган Жобонун 11-тиркемесинде:

төмөнкүдөй мазмундагы 5-пункт менен толукталсын:

«5. ИМСТ мамрестринен көчүрмөнү берүү Кыргыз Республикасынын Электрондук эсептөө машиналары үчүн программалардын мамлекеттик респотрин жүргүзүү тартибинин 5-пунктунда көрсөтүлгөн иш-аракеттерге окшош жүргүзүлөт.»;

— жогоруда аталган жобонун 12-тиркемесинде:

4-пунктта:

экинчи абзац төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

«— автордун же укук ээсинин аталышынын же аты-жөнүнүн жана/же дарегинин өзгөрүшү жөнүндө»;

1-пунктчада:

биринчи абзац төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

«1) Автордун же укук ээсинин аталышын же аты-жөнүн жана/же дарегин өзгөртүү жөнүндө маалыматтарды киргизүү.»;

жыйырма төртүнчү абзац төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

в абзаце первом подпункта 7 слова «статьей 32!» заменить словами «статьей 30!»;

дополнить пунктом 5 следующего содержания:

«5. Выдача выписки из Госреестра СД.

Выписка из Госреестра СД выдается на основании ходатайства, поданного владельцем патента, патентным поверенным или представителем.

Ходатайство представляется от юридического или физического лица на государственном или официальном языке. От юридического лица ходатайство подписывается руководителем организации или иным лицом, уполномоченным на это в установленном порядке, с указанием Ф.И.О., должности и проставлением печати.

Ходатайство от физического лица — с указанием Ф.И.О. (печать, если имеется).

В ходатайстве указывается:

— номер патента;

— дата регистрации в Госреестре СД;

— название селекционного достижения;

— наименование владельца.

Ходатайство и прилагаемые к нему документы, поданные непосредственно или послужившие по почте или в электронном виде, рассматриваются в течение десяти рабочих дней с даты их поступления.»;

— в приложении 9 к вышеуказанному Положению:

абзац двадцать третий подпункта 1 пункта 4 изложить в следующей редакции:

«— направляет непосредственно или посредством системы электронной почты заявку в адрес правообладателя или представителя дополнительного листа к свидетельству с внесенными изменениями.»;

дополнить пунктом 5 следующего содержания:

«5. Выдача выписки из Госреестра ЭВМ.

Выписка из Госреестра ЭВМ выдается на основании ходатайства, поданного владельцем свидетельства или представителем.

Ходатайство представляется от юридического или физического лица на государственном или официальном языке. От юридического лица ходатайство подписывается руководителем организации или иным лицом, уполномоченным на это в установленном порядке, с указанием Ф.И.О., должности и проставлением печати.

Ходатайство от физического лица — с указанием Ф.И.О. (печать, если имеется).

В ходатайстве указывается:

— номер свидетельства.

«– мулктук укуктун ээсинин (өкүлүнүн) дарегине түздөн-түз же электрондук түрдө өтүнмөлөрдү берүү системасы аркылуу киргизилген өзгөртүүлөр менен күбөлүккө кошумча баракты жөнөтөт.»;

төмөнкүдөй мазмундагы 5-пункт менен толукталсын:

«5. АУ мамреестринен көчүрмө берүү.

АУ мамреестринен көчүрмө күбөлүктүн ээси же өкүл берген өтүнүч каттын негизинде берилет.

Өтүнүч кат юридикалык же жеке жак тарабынан мамлекеттик же расмий тилде берилет. Юридикалык жактан өтүнүч катка уюмдун жетекчиси же белгиленген тартипте ыйгарым укук берилген башка адам тарабынан аты-жөнү, кызмат ордун көрсөтүү менен кол коюлат жана мөөр басылат.

Жеке жактан өтүнүч кат – аты-жөнүн көрсөтүү менен (эгер бар болсо, мөөр).

Өтүнүч катта төмөнкүлөр көрсөтүлөт:

– күбөлүктүн номери;

– АУ мамреестринде катталган датасы;

– автордук укук объекттеринин аталышы;

– ээсинин аталышы.

Түздөн-түз берген же почта аркылуу же электрондук түрдө берилген өтүнүч кат жана ага тиркемеленген документтер келип түшкөн датадан тартып он жумуш күндүн ичинде каралат.»;

– жогоруда аталган Жобонун 13-тиркемесинде:

төмөнкүдөй мазмундагы 6-пункт менен толукталсын:

«6. ЧУ мамреестринен көчүрмө берүү Кыргыз Республикасынын автордук укук объекттеринин мамлекеттик реестрин жүргүзүү тартибинин 5-пунктунда көрсөтүлгөн иш-аракеттерге окшош жүргүзүлөт.»;

– жогоруда аталган Жобонун 14-тиркемесинде:

төмөнкүдөй мазмундагы 5-пункт менен толукталсын:

«5. РС мамреестринен көчүрмө берүү.

РС мамреестринен көчүрмө күбөлүктүн ээси же анын өкүлү берген өтүнүч каттын негизинде берилет.

Өтүнүч кат юридикалык же жеке жак тарабынан мамлекеттик же расмий тилде берилет. Юридикалык жактан өтүнүч катка уюмдун жетекчиси же буга белгиленген тартипте ыйгарым укук берилген башка адам аты-жөнүн, кызмат ордун көрсөтүү жана мөөр басуу менен кол коёт.

Жеке жактын өтүнүч каты – аты-жөнүн көрсөтүү менен (мөөр, эгер бар болсо).

Өтүнүч катта төмөнкүлөр көрсөтүлөт:

– күбөлүктүн номери;

– РС мамреестринде катталган дата;

– рационализатордук сунуштун аталышы;

– ээсинин аталышы.

– дата регистрации в Госреестре ЭВМ;

– название программы для электронных вычислительных машин;

– наименование владельца.

Ходатайство и прилагаемые к нему документы, поданные непосредственно или поступившие по почте или в электронном виде, рассматриваются в течение десяти рабочих дней с даты их поступления.»;

– в приложении 10 к вышеуказанному Положению:

дополнить пунктом 5 следующего содержания:

«5. Выдача выписки из Госреестра БД производится аналогично действиям, указанным в пункте 5 Порядка ведения Государственного реестра программ для электронных вычислительных машин Кыргызской Республики.»;

– в приложении 11 к вышеуказанному Положению:

дополнить пунктом 5 следующего содержания:

«5. Выдача выписки из Госреестра ТИМС производится аналогично действиям, указанным в пункте 5 Порядка ведения Государственного реестра программ для электронных вычислительных машин Кыргызской Республики.»;

– в приложении 12 к вышеуказанному Положению:

в пункте 4:

абзац второй изложить в следующей редакции:

«– об изменении наименования или имени автора или правообладателя и/или адреса.»;

в подпункте 1:

абзац первый изложить в следующей редакции:

«1) Внесение сведений об изменении наименования или имени автора или правообладателя и/или адреса.»;

абзац двадцать четвертый изложить в следующей редакции:

«– направляет непосредственно или посредством системы электронной подачи заявок в адрес обладателя имущественного права (представителя) дополнительный лист к свидетельству с внесенными изменениями.»;

дополнить пунктом 5 следующего содержания:

«5. Выдача выписки из Госреестра АП.

Выписка из Госреестра АП выдается на основании ходатайства, поданного владельцем свидетельства или представителем.

Ходатайство представляется от юридического или физического лица на государственном или официальном языке. От юридического лица ходатайство подписывается руководителем организации или иным лицом, уполномоченным на это в установленном порядке, с указанием Ф.И.О., должности и проставлением печати.

Түздөн-түз берилген же почта аркылуу же электрондук түрдө келип түшкөн өтүнүч кат жана ага тиркегелген документтер алар келип түшкөн датадан тартып он жумуш күндүн ичинде каралат.»;

– ушул токтомдун тиркемесине ылайык 16-тиркеме менен толукталсын.

3. Төмөнкүлөр күчүн жоготту деп таанылсын:

1) Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2015-жылдын 27-октябрындагы №753 «Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн айрым чечимдерине өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө» токтомунун 3-пунктунун 3-пунктчасы;

2) Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2019-жылдын 20-февралындагы №79 «Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2012-жылдын 29-февралындагы №154 «Салттуу билимдерди каттоого жана пайдаланууга укук берүүгө өтүнмө жана катталган салттуу билимдерди пайдаланууга укук берүүгө өтүнмө түзүүнүн, берүүнүн жана кароонун эрежелерин, Кыргыз Республикасынын Салттуу билимдеринин мамлекеттик реестрин жүргүзүү тартибин бекитүү жөнүндө» токтомуна өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу» токтомунун 1-пунктунун 3-пунктчасы.

4. Иш-чараларды каржылоо республикалык бюджетте интелектуалдык менчик жаатындагы ыйгарым укуктуу мамлекеттик органга каралган каражаттардын чегинде жүзөгө ашырылат деп белгиленсин.

5. Бул токтом расмий жарыялангандан кийин тартып он күн өткөндөн кийин күчүнө кирет.

**Кыргыз Республикасынын
Министрлер Кабинетинин
Төрагасы**



А.У. Жапаров

Ходатайство от физического лица – с указанием Ф.И.О. (печать, если имеется).

В ходатайстве указывается:

- номер свидетельства;
- дата регистрации в Г осреестре АП;
- название объектов авторского права;
- наименование владельца.

Ходатайство и прилагаемые к нему документы, поданные непосредственно или поступившие по почте или в электронном виде, рассматриваются в течение десяти рабочих дней с даты их поступления.»;

– в приложении 13 к вышеуказанному Положению: дополнить пунктом 6 следующего содержания:

«6. Выдача выписки из Г осреестра СП производится аналогично действиям, указанным в пункте 5 Порядка ведения Г осударственного реестра объектов авторских прав Кыргызской Республики.»;

– в приложении 14 к вышеуказанному Положению: дополнить пунктом 5 следующего содержания:

«5. Выдача выписки из Реестра РП.

Выписка из Г осреестра РП выдается на основании ходатайства, поданного владельцем свидетельства или представителем.

Ходатайство представляется от юридического или физического лица на государственном или официальном языке. От юридического лица ходатайство подписывается руководителем организации или иным лицом, уполномоченным на это в установленном порядке, с указанием Ф.И.О., должности и проставлением печати.

Ходатайство от физического лица – с указанием Ф.И.О. (печать, если имеется).

В ходатайстве указывается:

- номер свидетельства;
- дата регистрации в Реестре РП;
- название рационализаторского предложения;
- наименование владельца.

Ходатайство и прилагаемые к нему документы, поданные непосредственно или поступившие по почте или в электронном виде, рассматриваются в течение десяти рабочих дней с даты их поступления.»;

– дополнить приложением 16 согласно приложению к настоящему постановлению.

3. Призвать утратившими силу:

1) подпункт 3 пункта 3 постановления Правительства Кыргызской Республики «О внесении изменений и дополнений в некоторые решения Правительства Кыргызской Республики» от 27 октября 2015 года №753;

2) подпункт 3 пункта 1 постановления Правительства Кыргызской Республики «О внесении изменений в постановление Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию и предоставления права использования традиционным знанием и заявки на предоставление права использования уже зарегистрированным традиционным знанием, Порядка ведения Государственного реестра традиционных знаний Кыргызской Республики от 29 февраля 2012 года № 154» от 20 февраля 2019 года № 79.

4. Установить, что финансирование мероприятий будет осуществляться в рамках средств, предусмотренных уполномоченному государственному органу в области интеллектуальной собственности в республиканском бюджете.

5. Настоящее постановление вступает в силу по истечении десяти дней со дня официального опубликования.

**Председатель
Кабинета Министров
Кыргызской Республики**



А.У. Жапаров

Тиркеме
«Кыргыз Республикасынын
интеллектуалдык менчик
объектилеринин мамлекеттик
реестрлери жөнүндө жобого
16-тиркеме

Кыргыз Республикасынын салттуу билимдеринин мамлекеттик реестрин жүргүзүү тартпнби

1. Жалпы жоболор

1. Кыргыз Республикасынын салттуу билимдеринин мамлекеттик реестри (мындан ары – СБ мамрестри) салттуу билимдерди каттоо, салттуу билимдерди пайдалануу укугун берүү, катталган салттуу билимдерди пайдалануу укугун (мындан ары – күбөлүк), ошондой эле алардын укуктук статусун өзгөртүү жөнүндө маалыматтарды берүү үчүн арналган расмий документ болуп саналат.
2. СБ мамрестрине салттуу билим жөнүндө маалыматтарды киргизүү үчүн негиз болуп салттуу билимди каттоо, катталган салттуу билимди пайдалануу укугун берүү жана аларды пайдалануу укугун каттоо жөнүндө чечим жана каттоо, жарыялоо жана күбөлүк берүү үчүн алымды төлөө эсептелет.
3. Салттуу билимди каттоого жана аны пайдалануу укугун берүүдө СБ мамрестрине төмөнкү маалыматтар киргизилет:
 - 1) салттуу билимди каттоо номери/салттуу билимди пайдалануу укугуна күбөлүктүн номери;
 - 2) СБ мамрестринде салттуу билим катталган дата;
 - 3) салттуу билимди пайдалануу укугуна күбөлүктүн жарактуулук мөөнөтү бүткөн дата;
 - 4) салттуу билимди каттоого жана аны пайдалануу укугун берүүгө өтүмөнүн же катталган салттуу билимди пайдалануу укугун берүүгө өтүмөнүн номери;
 - 5) салттуу билимди каттоого жана аны пайдалануу укугун берүүгө өтүмө же катталган салттуу билимди пайдаланууга укук берүүгө өтүмө берилген дата;
 - 6) салттуу билимдин аталышы;
 - 7) билдирилген салттуу билимдин сыпаттамасы;
 - 8) күбөлүктүн ээси жөнүндө маалыматтар: юридикалык жактын толук аталышы, анын турган жери, жеке жактын аты-жөнү, анын жашаган жери;
 - 9) өтүмнө ээсинин өкүлүнүн аты-жөнү;
 - 10) кат алышуу үчүн дареге;

Приложение
«Приложение 16
к Положению о государственных
реестрах объектов интеллектуальной
собственности Кыргызской Республики

Порядок ведения Государственного реестра традиционных знаний Кыргызской Республики

1. Общие положения

1. Государственный реестр традиционных знаний Кыргызской Республики (далее – Государств. РТЗ) является официальным документом, предназначенным для регистрации традиционных знаний, предоставления права пользования традиционными знаниями, предоставления права пользования уже зарегистрированными традиционными знаниями (далее – свидетельства), а также сведений об изменении их правового статуса.
2. Основанием для внесения сведений о традиционном знании в Государств. РТЗ является решение о регистрации традиционного знания, предоставлении права пользования уже зарегистрированными традиционными знаниями и права пользования ими и уплаты пошлины за регистрацию, публикацию и выдачу свидетельства.
3. При регистрации традиционного знания и предоставлении права пользования им в Государств. РТЗ вносятся следующие сведения:
 - 1) номер регистрации традиционного знания/номер свидетельства на право пользования традиционным знанием;
 - 2) дата регистрации традиционного знания в Государств. РТЗ;
 - 3) дата истечения срока действия свидетельства на право пользования традиционным знанием;
 - 4) номер заявки на регистрацию и предоставление права пользования традиционным знанием или заявки на предоставление права пользования уже зарегистрированным традиционным знанием;
 - 5) дата подачи заявки на регистрацию и предоставление права пользования традиционным знанием или заявки на предоставление права пользования уже зарегистрированным традиционным знанием;
 - 6) название традиционного знания;
 - 7) описание заявляемого традиционного знания;
 - 8) сведения об обладателе свидетельства: полное наименование юридического лица, его местонахождение, фамилия, имя, отчество физического лица, его местожительство;
 - 9) фамилия, имя, отчество представителя заявителя;
 - 10) адрес для переписки;

11) салттуу билимди каттоо жөнүндө маалыматтар жана күбөлүктү берүү жөнүндө маалыматтар жарыяланган дата.

2. Мамреестрге өзгөртүүлөрдү жана кошумча маалыматтарды киргизүү тартиби

4. СБ мамреестрин жүргүзүү процессинде ага төмөнкүдөй өзгөртүүлөр жана кошумча маалыматтар киргизилет:

- күбөлүктүн ээсинин аталышын же аты-жөнүн өзгөртүү жана/же анын жашаган жеринин (турган ордунун) дарегин өзгөртүү жөнүндө;
- күбөлүктүн колдонулушун токтотуу жөнүндө;
- күбөлүктүн жарактуулук мөөнөтүн узартуу жөнүндө;
- катталган салттуу билимди пайдалануу келишими жөнүндө;
- ачык жана техникалык катталарды ондоо жөнүндө;
- күбөлүктүн дубликатын берүү жөнүндө.

1) Күбөлүктүн ээсинин аталышын же аты-жөнүн өзгөртүү жана/же анын жашаган жеринин (турган жеринин) дарегин өзгөртүү жөнүндө маалыматтарды киргизүү.

Күбөлүктүн ээсинин аталышын же аты-жөнүн өзгөртүүлөр жана/же анын жашаган жеринин (турган жеринин) дарегин өзгөртүү жөнүндө маалыматтар күбөлүктүн ээсинин же болбосо анын укук улантуучусунун, өкүлүнүн Кыргызпатенттин почталык же электрондук дарегине берген арызынын негизинде СБ мамреестрине жана күбөлүккө киргизилет.

Арыз төмөнкүдөй маалыматтарды камтууга тийиш:

- күбөлүктүн номери;
 - күбөлүктүн ээсинин мурунку жана жаны толук аталышы же аты-жөнү жана жашаган жеринин (турган жеринин) дареги.
- Арызга төмөнкүдөй документтер тиркелет:
- белгиленген алымдын төлөнгөндүгү жөнүндө документ;
 - арыз өкүл аркылуу берилген учурда, күбөлүктүн ээси тарабынан өкүлгө берилген ишеним кат.

Кайра уюштурууга, укугун улантууга байланыштуу күбөлүктүн ээсинин аталышын өзгөртүү жөнүндө арызга бул өзгөртүүнү ырастоочу документ тиркелет.

Күбөлүктүн ээсинин турган жерин же жашаган жерин өзгөртүү жөнүндө арызга компетенттүү органдын (органдардын) күбөлүктүн ээсинин катталган салттуу билимге ылайык келген географиялык бул объектке жайгашкандыгын ырастоочу корутундусу тиркелет.

Документтер Кыргызпатентке келип түшкөн датадан тартып бир айдын ичинде каралат. Кароо процессинде күбөлүктүн ээсине (өкүлүнө) жетишпеген же тактоочу материалдарды берүү үчүн почталык же электрондук дарегине суроо-талап жөнөтүлүшү мүмкүн.

11) дата публикации сведений о регистрации традиционного знания и сведений о выдаче свидетельства.

2. Порядок внесения изменений и дополнительных сведений в Госреестр

4. В процессе ведения Госреестра ТРЗ в него вносятся следующие изменения и дополнительные сведения:

- об изменении наименования или фамилии, имени, отчества обладателя свидетельства и/или изменении адреса его местожительства (местонахождения);
- о прекращении действия свидетельства;
- о продлении срока действия свидетельства;
- о зарегистрированном договоре на использование традиционного знания;
- об исправлении очевидных и технических ошибок;
- о выдаче дубликата свидетельства.

1) Внесение сведений об изменении наименования или фамилии, имени, отчества обладателя свидетельства и/или об изменении адреса его местожительства (местонахождения).

Изменения наименования или фамилии, имени, отчества обладателя свидетельства и/или сведений об изменении адреса его местожительства (местонахождения) вносятся в Госреестр ТРЗ и свидетельству на основании заявления, поданного в почтовый или электронный адрес Кыргызпатента обладателя свидетельства, либо его правопреемником, представителем.

Заявление должно содержать следующие сведения:

- номер свидетельства;
- прежние и новые полное наименование или фамилию, имя, отчество и адрес местожительства (местонахождения) владельца свидетельства.

К заявлению прилагаются следующие документы:

- документ об уплате установленной пошлины;
- доверенность, выданная обладателем свидетельства представителю, в случае подачи заявления через представителя.

К заявлению об изменении наименования обладателя свидетельства в связи с реорганизацией, правопреемством прилагается документ, подтверждающий это изменение.

К заявлению об изменении местонахождения или местожительства обладателя свидетельства прилагается заключение компетентного(ых) органа(ов), подтверждающего, что владелец свидетельства находится в данном географическом объекте, соответствующем зарегистрированному традиционному знанию.

Сууро-таалап жөнөтүлгөн учурда документтерди кароонун мөөнөтү тиешелүү түрдө узартылат.

Документтерди кароонун натыйжасы он болгон учурда Кыргызпатент:

– СБ мамрестрине жана күбөлүктүн кошумча барагына күбөлүк ээсинин жаны атышынын же аты-жөнүн киргизет;

– киргизилген өзгөртүүлөр жөнүндө билдирүүнү жарыялоого жөнөтөт;

– арыз берген адамдын почталык же электрондук дарегине киргизилген өзгөртүүлөр менен күбөлүктүн кошумча барагын жөнөтөт.

2) Күбөлүктүн колдонулушун токтотуу жөнүндө маалыматтарды киргизүү.

СБ мамрестрине күбөлүктүн колдонулушун токтотуу жөнүндө маалыматтарды киргизүү үчүн негиз болуп Кыргызпатенттин буйруту саналат.

Кыргызпатент буйрук чыгарылган датадан тартып бир айдын ичинде:

– СБ мамрестрине тиешелүү маалыматтарды киргизет;

– Мамрестрге киргизилген маалыматтар жөнүндө билдирүүнү жарыялоого жөнөтөт.

СБ мамрестрине күбөлүктүн колдонулушун токтотуу жөнүндө маалыматтар төмөнкүдөй киргизилет:

– “Саптуу билимдерди коргоо жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 12-статьясында белгиленген күбөлүктүн жарактуулук мөөнөтү аяктагандан кийин;

– күбөлүктүн жарактуулук мөөнөтүн узартуу үчүн алым белгиленген мөөнөттө төлөнбөгөн учурда;

– күбөлүктүн ээси тарабынан Кыргызпатентке берилген арыздын негизинде.

3) Күбөлүктүн жарактуулук мөөнөтүн узартуу жөнүндө маалыматтарды киргизүү.

Күбөлүктүн жарактуулук мөөнөтүн узартуу жөнүндө маалыматтарды киргизүү үчүн негиз болуп күбөлүктүн ээсинин же анын укук улантуучусунун, өкүлүнүн күбөлүктүн жарактуулугунун акыркы жылынын ичинде берилген арызы саналат.

Күбөлүктүн жарактуулук мөөнөтү алым төлөнгөн шартта ар жолу он жылга узартылат. Күбөлүктүн жарактуулук мөөнөтүн узартуу үчүн ээсинин өтүнүчү каты боюнча ага кошумча алым төлөнгөн шартта күбөлүктүн жарактуулук мөөнөтү аяктагандан кийин алты айлык мөөнөт берилиши мүмкүн.

Арыз төмөнкүдөй маалыматтарды камтууга тийиш:

– күбөлүктүн номери;

– күбөлүктүн жарактуулук мөөнөтү;

Документты расматриваются в течение месяца с даты их поступления в Кыргызпатент. В процессе рассмотрения обладателем свидетельства (представителем) может быть направлен запрос в почтовый или электронный адрес о предоставлении недостающих или уточняющих материалов. При направлении запроса срок рассмотрения документов соответственно продлевается.

При положительном результате рассмотрения документов Кыргызпатент:

– вносит в Госреестр ТРЗ и дополнителный лист к свидетельству новые наименования или фамилию, имя, отчество обладателя свидетельства;

– направляет на публикацию извещение о внесенных изменениях; – направляет в почтовый или электронный адрес лица, подавшего заявление, дополнительный лист к свидетельству с внесенными изменениями.

2) Внесение сведений о прекращении действия свидетельства.

Основанием для внесения в Госреестр ТРЗ сведений о прекращении действия свидетельства является приказ Кыргызпатента. Кыргызпатент в течение месяца с даты вынесения приказа:

– вносит в Госреестр ТРЗ соответствующие сведения;

– направляет на публикацию извещение о внесенных в Госреестр сведениях.

В Госреестр ТРЗ вносятся сведения о прекращении действия свидетельства:

– по истечении срока действия свидетельства, установленного статьей 12 Закона Кыргызской Республики «Об охране традиционных знаний»;

– при неуплате в установленный срок пошлины за продление срока действия свидетельства;

– на основании заявления, поданного обладателем свидетельства в Кыргызпатент.

3) Внесение сведений о продлении срока действия свидетельства.

Основанием для внесения сведений о продлении срока действия свидетельства является заявление обладателя свидетельства либо его правопреемника, представителя, поданное в течение последнего года действия свидетельства.

Срок действия свидетельства продлевается каждый раз на десять лет при условии уплаты пошлины. По ходатайству обладателя для продления срока действия свидетельства ему может быть предоставлен шестимесячный срок после истечения срока действия свидетельства при условии уплаты дополнительной пошлины.

Заявление должно содержать следующие сведения:

– номер свидетельства;

– срок действия свидетельства;

- күбөлүктүн ээсин көрсөтүү (юримдикалык жактын аталышы же жеке жактын аты-жөнү);
- күбөлүктүн ээсинин дареги.

Арызга төмөнкүдөй документтер тиркелүүгө тийиш:

- алымдын төлөнгөндүгү жөнүндө документ;
- арыз өкүл аркылуу берилген учурда, күбөлүктүн ээсинин өкүлүнө берилген ишеним кат.

Документтер Кыргызпатентке келип түшкөн датадан тартып бир айдын ичинде каралат. Кароо процессинде күбөлүктүн ээсине (өкүлүнө) жетишпеген же тактоочу материалдарды берүү үчүн почталык же электрондук дарегине суроо-талап жөнөгүлүшү мүмкүн. Суроо-талап жөнөтүлгөн учурда документтерди кароонун мөөнөтү тиешелүү түрдө бир айга узартылат.

Документтерди кароонун натыйжасы оң болгон учурда Кыргызпатент:

- күбөлүктүн жарактуулук мөөнөтүн узартуу жөнүндө күбөлүктүн кошумча барагын даярдайт;
- СБ мамрестрине күбөлүктүн жарактуулук мөөнөтү узартылганга чейинки датаны киргизет;
- күбөлүктүн жарактуулук мөөнөтүн узартуу жөнүндө билдирүүнү жарыялоого жөнөтөт;
- арыз берген жактын почталык же электрондук дарегине күбөлүктүн жарактуулук мөөнөтүн узартуу жөнүндө маалыматтарды камтыган күбөлүктүн кошумча барагын жөнөтөт.

Катталган салттуу билимдерди пайдалануу келишими жөнүндө маалыматтарды киргизүү.

Катталган салттуу билимдерди пайдалануу келишими жөнүндө маалыматтарды Мамрестрге киргизүү үчүн негиз болуп Кыргызпатенттин келишимди каттоо жөнүндө чечими саналат.

Салттуу билимди пайдалануу келишимин каттоодо Кыргызпатент чечимди алган датадан тартып бир айдын ичинде:

- Мамрестрге жана күбөлүктүн кошумча барагына тиешелүү маалыматтарды киргизет;
- арыз берген адамга киргизилген маалыматтар менен күбөлүктүн кошумча барагын ташырат же анын дарегине жөнөтөт.

Ошол эле учурда Мамрестрге жана күбөлүктүн кошумча барагына төмөнкүдөй маалыматтар киргизилет:

- салттуу билимдин ээси жөнүндө;
- пайдаланылуучу укуктардын көлөмү жөнүндө;
- Жергиликтүү коомчулукту өнүктүрүү фондуна салттуу билимдерди пайдалануу үчүн төлөмдөрдү чегерүүлөр жөнүндө;
- келишимди каттоо жөнүндө чечим чыгарылган дата;
- келишимдин жарактуулук аймагы;
- келишимдин жарактуулук мөөнөтү.

- указание обладателя свидетельства (наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество физического лица);
- адрес обладателя свидетельства.

К заявлению должны быть приложены следующие документы:

- документ об уплате пошлины;
- доверенность, выданная представителю обладателя свидетельства, в случае подачи заявления через представителя.

Документы рассматриваются в течение месяца с даты их поступления в Кыргызпатент. В процессе рассмотрения обладателю свидетельства (представителю) может быть направлен запрос в почтовый или электронный адрес о предоставлении недостающих или уточняющих материалов. При направлении запроса срок рассмотрения документов соответственно продлевается на один месяц.

При положительном результате рассмотрения документов Кыргызпатент:

- готовит дополнительный лист к свидетельству о продлении срока действия свидетельства;
- вносит в Госреестр ТРЗ дату, до которой продлен срок действия свидетельства;
- направляет на публикацию извещение о продлении срока действия свидетельства;

- направляет в почтовый или электронный адрес лица, подавшего заявления, дополнительный лист к свидетельству, содержащий сведения о продлении срока действия свидетельства.

Внесение сведений о зарегистрированном договоре на использование традиционного знания.

Основанием для внесения в Госреестр сведений о зарегистрированном договоре на использование традиционного знания является решение Кыргызпатента о регистрации договора.

При регистрации договора на использование традиционного знания Кыргызпатент в течение месяца с даты получения решения:

- вносит соответствующие сведения в Госреестр и дополнительный лист к свидетельству;
- вручает или направляет в адрес лица, подавшего заявление, дополнительный лист к свидетельству с внесенными сведениями.

При этом в Госреестр и дополнительный лист к свидетельству вносятся следующие сведения:

- об обладателе традиционного знания;
- об объеме используемых прав;
- об отчислениях платежей за использование традиционного знания в Фонд развития местного сообщества;
- дата вынесения решения о регистрации договора;
- территория действия договора;
- срок действия договора.

Ачык жана техникалык каталарды оңдоолорду киргизүү.

Ачык жана техникалык каталарды оңдоо Кыргызпатент тарабынан СБ мамрестрине киргизилет. Ачык жана техникалык каталарды оңдоо жөнүндө маалымат жарыялоого жөнөтүлөт.

5. СБ мамрестринен көчүрмөнү берүү.

СБ мамрестринен көчүрмө күбөлүктүн ээси же өкүлү берген өтүнүч каттын негизинде берилет.

Өтүнүч кат юридикалык же жеке жак тарабынан мамлекеттик же расмий тилде берилет. Юридикалык жактан өтүнүч катка уюмдун жетекчиси же бута белгиленген тартипте ыйгарым укук берилген башка адам аты-жөнүн, кызмат ордун көрсөтүү жана мөөр басуу менен кол коёт.

Жеке жактын өтүнүч каты – аты-жөнүн көрсөтүү менен (мөөр, эгер бар болсо).

Өтүнүч катта төмөнкүлөр көрсөтүлөт:

- күбөлүктүн номери;
- РС мамрестринде катталган датасы;
- рационализатордук сунуштун аталышы.

Түздөн-түз берилген же почта аркылуу же электрондук түрдө келип түшкөн өтүнүч кат жана ата тиркеелген документтер алар келип түшкөн датадан тартып он жумуш күндүн ичинде каралат.”

Внесение исправлений очевидных и технических ошибок.

Исправление очевидных и технических ошибок вносится Кыргызпатентом в Госрестр ТРЗ. Сведения об исправлении очевидных и технических ошибок направляются на публикацию.

5. Выдача выписки из Госрестра ТРЗ.

Выписка из Госрестра ТРЗ выдается на основании ходатайства, поданного обладателем свидетельства или представителем.

Ходатайство представляется от юридического или физического лица на государственном или официальном языке. От юридического лица ходатайство подписывается руководителем организации или иным лицом, уполномоченным на это в установленном порядке, с указанием Ф.И.О. должности и проставлением печати.

Ходатайство от физического лица – с указанием Ф.И.О (печать, если имеется).

В ходатайстве указывается:

- номер свидетельства;
- дата регистрации в Госрестре ТРЗ;
- название традиционного знания;
- наименование владельца.

Ходатайство и прилагаемые к нему документы, поданные непосредственно или поступившие по почте или в электронном виде рассматриваются десять рабочих дней с даты их поступления.»

